


Ноңр. 82
М.23

МАНАСТЫН БАЛА ЧАГЫ



КЫРГЫЗ ЭПОСУ

УДК 398

ББК 82.3 (2 Кн)

М 23



Китеп «Кумтөр Оперейтинг Компаниин» каржылык колдоосу менен чыгарылды.

Кенже жана мектеп жашындагы балдар үчүн

Адабиятташтырып иштеп чыккан *Виктор Кадыров*

Которгон Самсак Станалиев

М 23 **Манастын бала чагы:** Кенже жана орто мектеп жашындагылар учун / Текст: В.В. Кадыров; Котор.: С. Станалиев; Сурөтчусу Э.В. Халмурзаев. — Б.: Раритет, 2010. — 56 б.: ил.

ISBN 978—9967—424—80—7

«Манас» эпосу кыргыз элинин рухий байлыгынын туу чокусу, асыл сөзүнүн аскасы, улуу сөзүнүн атасы катары саналат. Дүйнө элдеринин асыл мурастарынын ичинен бирөө да көлөм боюнча, көркөмдүгү жагынан «Манас» эпосуна төң келе албайт. Бул китеп ошол тендешсиз эпостун негизинде Манастын балалыгы, алгачкы эрдиктери, душмандарды жеңиши жөнүндө жазылган.

А 4702300500—10

УДК 398

ББК 82.3 (2 Кн)

ISBN 978—9967—424—80—7

© «Раритет» басмасы, 2010

Мазмуну

Тилазар

7

Кетер кундун алдынdagы тун

10

Керемет сырдуу кездешүү

14

Үкмуштар улана берди

18

Алгачкы кармаш

22

Кырдаал кыйындаганда

26

Кармаш

29

Кытай кербени

33

Бир туугандар жолукканда

38

Нескара менен согушу

41

Айдың—Көлдөгү курултай

45

Оркун дайрасындагы уруш

49

Манастын хан болушу

52



Бул жомокту жараткан ал окуя тээ илгери болуптур. Жер майышкан кол кураган кытайлар кыргыздарга кызыл кыргын согуш ачып, асман, жердин ортосун кан жыттанган кыяматка айланты. Ат тягы тийген жердин тозону кунгө жетип тун тушту. Топурак күйуп, таш эрип, суу жошо болуп, сан жеткис аскер устунөн кара туман уюлгуп турду. Кытайлардын жерин тарытып, Ал-Тоого кызыл туусун желбиреткен хан Ногойдун элин суруп чыгууга хан Эсенкан ар бири жуз мин аскерден турган элүү мин кошуун менен камындыrbай кол салды.

Ал мезгилде кыргыздар хан Ногойду туу кылып, чыгыш жагы Лоб-Нор көлүнөн аркы, кыйырына көз жеткис, биябан талаа, эрме чөл, аты ааламат болуп ааламга кеткен Такла-Макандын учунан, батыш тарабы берекеси төгүлгөн Фергана мейкиндигине чейинки күш уучуп, бороон баралгыс зор аймакты ээлеп турган экен. Кара-Шаар менен Кучаны, Ал-Тоо менен Кашкар аймагын, Алай, Алтай кучагын бейиш кылып ээн-эркин жердептири.

Кытайлын кун батыш жагындағы аймакка кыргыздардын ээлил кылып алганына Эсенкандын кан ичмейи кармады. Ошол учун аларды кызыл уук кылып кырмакка жер жарган колун жөнөттү.

Кыргыздын арстан мунөз шерлери теңдешсиз жоодон жалтанбай, кабыландаи качыра тийип кармашты. Лоб-Нордон Фергана тарапка чейин кан төгүлуп, кара суу кукуктөп аккан кызыл дайрага айланды. Куну жок батыр өлүп, кыны жок кыльч сынып, кара жер тутун аралаш асманга сапырылып, көктүн көзүн чан тостуда, жердин устун кан басты. Найза жеп, ок тийгендердин сыйзаган үнүнө жаш ыйлап турду. Колбашчылардын каардуу буйругу, тоо-талааны титиреткен аскер дубурту, кара сургун, айгай чuu алааматы эр өлүгүн тоо кылды. Ал-Тоо, Алтайды, Кашкардын кара талаасын кыямат-кайым басты да калды.

Хан Ногойдун найза тийип, ок өткүс соот кийген ордо кошууну баш туу сайылган жерге эрлер найза сунуп, калкандарын катар кармап, айлампа чепке түрушту. Ордо чептин ичине кыл мергендөр тандалып, жебени жамгырдай атып, мөндүрдөй ок төгүштү. Жоо колун атчандар тосуп, аларга кабыландаи кол салып, кылчычы кызыл кан болуп, курсусу күнүн батырды, онун онго, солун солго жапырды. Эр өлүгү — сай ташы да, төгүлгөн каның — кызыл сел болду.

Баш туунун жанына салынган булгаары төшөнчлүлөрдүн устүндө жан алар жараат алган хан Ногой жатат. Кабылан кабак, шер мунөзү анын сырттан экенинен кабар берип турат. Көздөрү жумулуп, кыркырак кире баштады. Ушу маалда ал өзүн тегеректеп тургандарга керезин айтты:

— Чыйырды, Шыгай бир боorum! Орозду, Үсөн, Бай, Жакып балдарым! Керез айттар кез келди. Мен багынбаган адам катары бу дүйнөдөн кетип баратам, ошондуктан мага кайгырбагыла. Мейли, биз көпкө жашай албай калгандырыбыз, а бирок утуп койгула, кырк жылы кырса түгөнгүс улуу кытай калкына кыргыз эли ким экенин, бири мингэ тийген эр экенин көргөзду. Кара кулак шер элди кантип багындырар экенинин деп коркуп жатып Эсенкан беш миллион аскерин жиберген экен! Бири минчин женет деген ушул. Ар нерсенин куну келет, эртенкини ойлосонор

кан казатты токtotкула. Тукум курут кырыльшкa жол бербегиле. Багынтып келген эл багынганды да билиши керек, жан соога сурагыла!

Хан Ногойдун бул сөзу андагылардын ар-намысына канжар болуп сайылды. Багынган баатыр эмес, кармашып жатып жан берген баатыр дешти.

— Тынчтангыла! Кунум бутуп баратат! — Ал көзүн кыйналып жатып ачты да, тунарган карегин көккө кадады. — Мен көрдүм, — деди. — Кытай ханынын канын кочуштап ичил турган кабыланды көрүп турал! Ооба, Эсекандаң журөгүн жарып жеп турган түйгүндү көрүп турал! Бул мурда кара кулақ кабылан болуп түшүмө кирчу. Кас дushman менен кармашта женесин деп аян берчу.

Жанындағылар ага боор оорүй аяй карашты да, аны акылынан адашып жөөлүй баштады дешти.

— Сүйүнчү, Жакып, сүйүнчү! Аялың арстан уул төрөдү! — деди ал.

— Ата! Сизге эмне болду, менин аялым жок, аナン кантип балалуу болмок элем! — Хан Ногойдун Жакыбы безилдеп ийди.

— Акылы жок, андай сөздү айтпагын. — Ногой кесе сүйлөдү. — Тун уулун менин жанымда жатат, байкабай басып албасам экен. Карегиндей асыра.

Ушу маалда хан Ногойдун эр журөктөрүнүн каршысына туруштук бере ал-баганына жандары кашайган кытайлыктардын ач айкырык ызы-чусу жанырды.


— Жан боорлорум, болгула эрте! Элди сактап калгыла, куралынарды таштагыла! — Ногой кайрадан ушинтти.

Каш кагымда кара булут кунду жаап калгансып, ай-аalamды тун басты. Кармаштын чуусы кан буугандай басылып, бу ааламаттан журөгү түшкөндөрдүн боздогон ыйы гана угулуп турду.

Түнөргөн тун туп көтөрүлгөн кезде кыргыз ханынын жакындарынын жаны чыккан ундөру чыкты. Ногой хан жок, анын устунө жабылган кызыл туу да жок...

Кулак кескен жымжырттыкта кыргыз кол башчыларынын өз аскерлерине куралдарын таштоого берген бүйрүктары гана жанырып турду.





Тилазар

Кукуктөгөн Иле, Тарам дарыялары башталган Тянь-Шань тоолорунун чыгыш тарабы Жунгария менен Такла-Макандын кескелдирик күйкалаган кумун сүрө барып токтойт. Ошо тоо өңүрун көз талыткан Гоби чөлүнүн чоктой ысык апта-бы жалмап турат. Анткен менен көк тиреген тоо кыркалары менен курчалган ай-мактагы эсебин өч ким ала элек көгүлтур көлдөр, аскар тоо болгон мөнгүлөр, тик ылдый капчыгайларды төң жара аркырап аккан дарыялар бул аймактын баа жет-кис кени катары ааламдын ушул гана жерине жашыл дүйнө бейишин жараткан.

Тоолору жашыл кымқап жамынып, санатсыз түркүн бадалдар менен бураал өскөн канча бир турлуу осумдуктөр күн алдына күлкүчү гулун жайнатып, анкыган жытын айдарым желге чачып турат. Эсеби жок күрт-кумурска дегендердин чырылдагы ушул жердин ыр-күүсүндөй сезилет. Тагдыр айдал бул жерге келген жолоочу ааламда жок күштардын безелене сайраган дүйнөсүнө байланат. Мин түркүн күштүн сайраганы бу жерге келген адамдын кумарын судай кандырат. Анын устунө жалаң аскалардан турган жылаңач, ары кунарсыз тоолордон кийин бул жерге туш болгондор кайра жааралгандай жанданып, Тянь-Шандын бул жерине Жараткандан дил-мээрин төгүгүн суранып жиберет.

Ушул жерди мекендеңен эл илгертен эле көптөгөн көчмөн урууларга баш калкалар жай болуп, жаз буерге келер замат тутуну түздүктө булаган казактар мал-жаны менен Иле бойлой тоо таянышкан. Чөбу түгүл эрме чөлү өрт болгон кезде калмактар менен жунгарлар да кара жанын ушул жакка калкалашкан. Алар эле эмес, нойгут, тыргoot, манжуулар да жайкы кунун жайлоодой жерде өткөрүшкөн. Бардыгына жер жетчу.

Бир учунан бир учунан күн чарчап батчу казак талаасына суу берген ушу Иле дарыясынын баш жагында Жакып деген кыргыз байынын айылы бар эле. Ал бул жерге тагдырдын буйруту менен он жети жашында киндик каны тамган Та-

ласын аргасыз таштап келген болчу. Кыргыз аскерин кытайлар катуу талкалалган соң ата-энесинен айылган бакандай төрт бир тууган ар тарапка айышкер делип айдалган. Ногойдун уулу Орозду өзүнүн тууган-уруктары менен Алайга сурулгөн. Экинчи уулу Үсөн Сибирге, учунчусу Бай эки баласы менен Какшаалдын какыраган талаасына, а Жакыпты болсо Алтайга кайрылбас кылып айдашкан.

Жакып жетим Алтайга кайдан жеталмак. Тянь-Шаньдын чыгышындагы манжурлардын Бөйөн дегенинин уулу Чаяндын уйунөн башмаанек тапты. Жунгар тоо кыркасы менен Алтайга чейинки аралык алты айчалык жол болсо да көчмөн элдин көбү бу жерди деле Алтай деп санай беришчү.

Чаяндын малын өзүнүн байлыгындай бакккан Жакыпка ыраазы болгон бай малынан бөлүп, Бакдөөлөт деген кызына үйлөндуруп койду. Ал буга чейин эле үйлөнгөн. Агасы Чыйырды каза болгондон кийин анын жесири Шаканды аш өткөн соң кыргыз салты боюнча аялдыкка алган. Жараткан аларга бала берген жок. Бакдөөлөт да төрөбөй койду.

Жакып элге тен караган, камкор бай эле, ошондон улам ага өз айлында турup үй-жайсыз, каралашшары жок калгандар кошула берди. Алардын баары кытайлардын кысымынан кордук көргөн кыргыз, казак, нойгут жана башкалардан эле. Ошондуктан бай Жакып аларга устүнө үй, алдына мал берди, умут-тилегин улады. Азып-тозуп ага кошулгандар өздөрү сыйлаган Жакыптын жакындары деп, кыргыз деп айтышканына жетине алышчу эмес.

Жакыптын айылы ошентип отуруп жетимиш тутунгө жетет. Жайытына малы батпай, коншулаш элдин колун кыскартып турчу. Малы көптүн байлыгы түмөн саналчу, ошондуктан Жакып Алтайдагы эң бай адам эле. Кыязы аны Көк Тенирдин өзү колдосо керек. Ошо кыргыз байы элуу жашка келгенде Кудай берген кубанычтан анын куурган жүргөгү жарылып кете жаздады. Чыйырды, аны биринчи күйөөсүнүн аты менен атап койгон, Жакыпка мураскор-тукум уул төрөп берди. Андан бери он жылдын жузү өттү. Мына эми, кара чачын ак баскан Жакыптын алдында баласы отурат. Билбegenдер анын жашын он эмес, он бештен да кем эмес деп санашчу.

— Кишилер ыйык мазарда сыйынып жатканда сен дагы ал тарапка ташыргыттыңбы? — Жакып кайрадан уулуна насаат айтты. — Кудайды тоготпогондугун учун Жараткан жазанды берет. Баякуну эле булактагы ыйык арчаны сындырып салдын. Эмнеге анттин, балам? Мазарга келгендердин бардыгы сени каргаشتы.

— Ата, акылы кем касиеттуумун дегендер эч качан адамдарды адилетсиздик менен кырсыктан сактай алышпайт. Эмне учун адамдар өздөрүн тоноп, кордоп өлтүрүп жатышкан калмак менен кытайларга каршы чыккандын ордуна мазарларга келишип, жүргөгү тушкөн чөөлөрчө улушуп, жалынып жардам сурапшат. — Манастын көзүнөн каар төгүлүп турду.

Бай Жакыптан жан чыгып, колун шилтеп жиберди.

— Ок, антип айтпагын! Жамандык башка тушпөсүн! Баралына жеткенче андай сөзду айтпагын. Бирөөлөрдүн жеринде жашап турабыз, тууган-урук чилдей

тараган. Менин Алтайга келгениме кырк эки жыл болду, эч кимге жаман айтпайдым, урушканым да жок, ошондон улам сыйлашат. А сен болсо тил албай терсаяктык кылыш, карыган кезде атаңды жер каратып жатасың.

Жакып жай жашаган жан-дилине булгун салган бир сезимге карабастан утүрөндөгөн уулуна ичинен элжирей карады. Карыянын ошол куулумсурөгөнүн анын коую аксакалы билгизбей турду. Ошол учун ал унун күч менен каардуу чыгарып, насаат кебин улантты:

— Кулунум менин, билип кой, ажыны ката кылууга болбойт. Анткени ал ыйык Мекеге барып келген адам. А сен болсо дубананын аса таягын колунан жуулуп алдың, ал болсо аны менен адамдарды дарылап журчу.

— Дарылабай эле ал дубанан алдамчы болчу, — деп келаткан Манасты Жакып унун көтөрө токтотту.

— Ууулардын сөзүн утуп, аларга каршы ун катпаш керек. Бул көчмөн элдин мыйзамы. Мыйзамды бузууга болбойт. Ал бизге ата-бабадан калган ыйык иш. Сан мин жыл бою көчүп-конуп келебиз, а мыйзам менен салтыбыз гана бизди сактап, бириктирип келатат.

— Макул, ата. Андан көрү менин чоң атам, Ногой хан жөнүндө айтып беринизчи! — Насаат сөздөн тажаган бала ушинтти. — Ата-бабасын билүү да биздин салтыбыз, — деди актана.

— Сен туура айтасың, балам. Θэз ата-бабасын билбеген адам тамыры жок даректай. Анын өмүрү көпкө созулбайт. — Жакып тынымга ойлоно калыш анын сыймыктана минтип ун катты. — Тубун сенин түрк-кыргыз. Кыргыздардын күчтүү каганатын негиздеген Кара хан менен Огуз хан сенин түп атан. Булардын Байгур деген баласынан Бабыр хан, андан Төбөй. Төбөйдөн Көгөй төрөлөт. Анын Ногой, Шыгай, Чыйыр деген уч баласы болгон. Чоң атаң Ногой кытайларды суруп чыгып, бут Ала-Тоо жерине бийлик жүргүзгөн. Ага Кашкар менен Кара-Шаар кошо баш ийген. Алыскы Лоб-Нор көлүнүн жээгинде Ногойдун ордосу болгон. Бардык жерди биз, кыргыздар гана башкарып турчубуз. Кытай ханы Эсенкан кыргыздарга каршы беш миллион аскерин жөнөтүп, Ногой хандын өлкөсүн талкалап салган. Ээн-эркин жашаган эл элек, мусааптыр болуп тентидик. Эл кырылды, сенин чоң атаң да каза болду. Кытайлардын кылбаганы жок, балам, кыргыз бирикпесин деп түш-тарапка айдады.

— Эмне учун биз малыбызды айдап кеткен калмактарга ун дебейбиз? — Кызууланган Манас кыйкырып жиберди. Кыжыры кайнагандан улам карегинен от жанды.

— Манас, — деди ал уулунун туталанган түрүнөн чочулап. — Сабырдуу болсон боло, балам. Ушинте берип сен өзүн алакөөдөн, акылсыз атка кондун. Θэзүнду кармай албайсың, бирөөгө сый-урмат көрсөткөнду да билбейсин. Ушинте берсөн бир куну сен Көк Тенирдин каргышына каласынбы деп корком. Сенсиз биз кантип жашайбыз? Апан сенден кара жанын аябайт. Ошондуктан карыган ата-эненди аягын, балам.

Жакып алаканын бетине коюп, армандуудай ойго батып отурду.



Кетер кундун алдындағы түн

Кундөгүдөн әрте жаткан Манас уктай албай чабалактап жатып:

— Апа, баяғы мен жөнундөгү жомокту айтып берчи, — деди.

— Караптадым десе, кайра-кайра уккандан тажаган жоксунбұ? — Чыйырды анын булгаары шымына таза жибек жип менен көз талдырап сайма сайып отурған.

— Тажаган жокмун, апаке, эми бир эле жолу айтыңыз. — Ал апасына жало-оруй карады. — Атам мени әртен тоодогу бир бай адамга алып барат, козу кайтарам. Козуларды жакшы баксам анда ал адам мага мал бермек болуптур. Мен чонойбодумбұ, эми силерге жардам беремин.

Апасы шашпай өз жомогун баштады. Анын айтқандары баланын ой-киялында қудум сүрөттөгүдөй элестелип жатты.

Бала дәп зарлаган байкүш атасы аялдарының төрөбөгөнүне өксүп, Тенирине жаһынып жатат. Аナン ага: «Бардығы жакшы болот!» — деген ун угутат. Бул Тенирдин уну.

Дагы анын көз алдына апасынын укмуш түшү тартылат. Апасына ак сакалы жайкалан адам келет. Ал Тенирдин жиберген адамы. Ал Чыйырды менен Жақыптын бала тилем көз жашын төккөнүн Тенирдин боору ооруганын айтып жатат. Карай ага чоң ак алма берип, ушуну жешин өтүнөт. Алма балдан да таттуу экен, Чыйырдынын курсагы аябай тойду. Аナン андан узундугу жетимиши кулач келген ажыдаар ышкырып сойлоп чыкты. А Чыйырды заматта алп болуп калды. Жанағы ажыдаарга эәр токуп минди эле анысы бут ааламды оп тартып жутуп салды.

Ошондо атасы Жақып да түш көрөт. Алтын канат, текөөру менен түмшүгү болот түнжүр күш ага учуп келет. Жақып аны ай нуру менен тамактантып, ак күмүштөн өрүлгөн жипти боо кылат да, туурга кондурат. Анын каардуу түрүнөн канаттуулар канат кагып уча албай калат, айбанаттар да жүрөгү түшүп ийиндеринен чыкпай калышат.



Жакып менен Чыйырдынын аяндуу түшүн оң жорууга аксакалдар чогулушту. «Уул төрөлт экен!» — дешти алардын көбү. «Ал ааламды башкарат экен!» — дешти калгандары.

Аяндын арты жакшылык болорун билген Чыйырды кырк бээни курмандык-ка чалгының деп суранды. Жакып сараң анын тилин алган жок, уул төрөлөрүн ким билет, жөндөн-жөн эле ушунча жылкыны союп саламбы деп жинденип, мал туягын санады. Тун бир оокуму болгондо ачууланган ал кургур сыртка чыкса: «Атаке, эмнеге сиз апамды капалантып жатасыз. Байлык табылат, жакшылык учун аянбаның!», — деген ун чыгат.

Бай Жакып Туучунак атын байлабай киоуп, анысы качып кеткен эле. Казак Канымжандын уулу Мендибай ошол атты издеп кеткен бойдон дайыны жок. Энеси Жакыпты элден чыгара тилдеп жаткан. Ошондан улам ал баланы издеп Мендибайлап ун салып тоо арасын жаңыртат. Дайын жок, баш бербес атын каргап барат. Аナン эле туурасынан түшкүр Туучунагы дарыянын аралында оттоп жургөнүн көрдү. Жанында эч ким жок, атка кимдир бирөө ак жолборстун терисин жаап салыптыр. Жакыптын журөгү болк эте түштү, баланы жара тартып салбады бекен? Анда кандай болду, жолборсту өлтүргөн адам каякта?

Ал акылын жыйып алганча куландан соо Мендибай токойdon чыкты жылмайып. Аナン ал Жакыпка бир укмуш окуяны айтты. Ал Туучунактын артынан түшүп кармай албай көёт. Ошондо тоо тарараптан кырк бала чуркап түшүп, алар да артынан күүп жөнөштү. Айласы кеткен Туучунак токойго кирип кетерде алдынан ак жолборс чыгып, аны качырат. Элирген ат жырткыч такымдап барган кезде аны тээп жиберет. Аңгыча жанагы балдардын бири жетип барып, чокмор менен жолборсту башка бир салат. Ал жаалдана куркурөгөн ун чыгарып, жерге кулайт. Жанагы балдар ачып көздү жумганча тигинин терисин сыйрыйт да, Туучунакка жаап салышат. Жолборсту өлтүргөн бала Мендибайга келип, чогуу ойнойлу, чогуу бололу деди. Аナン коштошордо кол берип жатып минтти: «Байкүш бай Жакып атам, кайгыдан чүнчүп буттү. Бала деп күйүп буттү. Ага барбасам санаасы тынгыдай эмес».

Апасынын аягы жок жомогун угуп жаткан Манас энеге гана белгилүү андагы кандайдыр бир катылган жашыруун сырды, йыйык нерсени түшүнүүгө аракет кылды. Эгерде анын айткан жомогунун бүт бардыгы чындык болсо, анда Манас бу дүйнөгө жөн жеринен келген жок, Тенирдин буйругу менен болгон. Чыйырдынын толгоосу сегиз күнгө созулду. Ушундай да болорбу? Наристенин чыгарынан дайын жок. Төрөтке жардам бергендер сүй жыгылып бутушту. Боз уйдун ортосуна атайы орнотулган алтын баканды кучактаган Чыйырды кыйналгандан акыл-эсин бир жоготуп, бир табат. Ошо кезде кайыптаи болуп Умай-Эне боз уйғо кирди да, «сенин энчин ушул дүйнөдө» деп кубуренуп, ымыркайды сүрөй баштаганда гана «бар-р» ыйлап бала түштү.

Жомок ушинтип айтылчу, ошондан улам ал өзүндө башкалардан өзгөчөлөнгөн кандайдыр бир касиет бар деп ойлончу. Он жыл жашады, бирок Тенирден бир




да жолу андай ишарат-белги болгон жок. Балким ал ага тагылган милдет-иши таткара турган баралга жете электир? Анысы кандай иш экен?..

Ооба, Манас төрөлгөндө баладан башкача болчу. Ошондон улам ага ылайык ат коймокко аксакалдар келишип, затына шайкеш ат таппай коюшту. Ал-ангыча кайдан-жайдандыр чон аса таяғы бар, ак кийимчен думана пайда болду да: «Бул баланың ысымы «мим» тамгасы менен башталсын, анткени бул пайгамбардын атынын белгиси, орто жерде «нун» тамгасы турсун, бул ыйыктыктын белгиси. Аяғы «син» менен бутсун, бул арстандын сүру. Үшулардын баарын кошкондо «Манас» деген ат чыгат, ал Тенирдин уулу, аны Тенири колдойт», — деп айтып көздөн кайым болду. Кайдан келип, кайда кетти, эч бир адам билген жок. Болгону ал койгон атты қубана кабыл альшты да кальшты.

— Манас — бул Тенир жактырган ат. — Бала энесин коштоп угулар-угулбас кылып ун салды.

Андан соң апасынын уну алыстап, кандайдыр бир сырдуу жоокерлердин карааны көз алдына жакындал да, даана да тартыла баштады. Ал алардын каардуу өндөрүн эстеп калайын деп жакшы эле аракет кылды, а бирок аны бал үйку көөшүлтүп кетти.



Керемет сырдуу кездешшүү

Жакып Ошпурга Манасты алыш келгенден бери жети күн өттү. Ал Ошпурдун атасынын койчусу экенин билбеши керек. Ошол учун Жакып малына эсеп жетпеген чириген байга келгесип, Ошпурга озуна салам айтып, уулун козу кайтарганга жардамчылыкка алуусун өтүнө суранды. Аナン Манаска билдирибей туруп Ошпур менен анын жардамчысы Кадообайга баладан көз албоону тапшырды. «Катуураак эле кармагыла, ачка да калсын. Тентектик кылса сабап да койгула. Катаалдык ага пайды эле болот, бала жаш, кагылып-согулар», — деди Жакып бай.

Манас карап турчубу, Кадообайдын баласы Чегебай менен дароо эле достошуп алды. Экөө козу кайтарат, эртеден кечке ээзилишип сүйлөштөт. Азыр да алар чакан добёнун устундө отурушкан, козулар болсо канталда жайылып жургөн.

— Чеге, — деди Манас шашыла. — Козулардын арасында жургөн кайдагы ит?! Эй, бир козуну баса калды! — Ал кыйкырып жиберди. Чеге бурула калып караса карышкыр экен, козуну алкымдай салып жеп жатыптыр.


— Ой-ээй! Бул ит эмес, карышкыр! Козулардын баарын кырат. — Чегебай таягын булгалап карышкырды көздөй чуркады. Тигил карышкыр Чегебайдан эки келет. Аны көргөн Манас:

— Токто, Чеге! Бирөөну жеп эле кетет болуш керек, — деди.

— Жок, ал бардыгын кырмайынча кетпейт, — деп чуркап бараткан Чегебай карышкырдын от жангандын көзүнө көзу чагыла калып ок тийгендей токтоду. Анын жеп жиберчүдөй каардуу ыркыраганынан корккон бала аландап артка качты.

Ошо маалда Манаска карышкырды чаап алчудай кандаидыр бир күч келип, ал аны тике качырды. Бөрү козуну жонуна арта салды да, тоо тарапка бет алды. Көшөргөн Манас анын артынан сая тушту.

— Манас, карышкыр жара тартпасын! Сак бол! — Чегебай жан-алы калбай



кыйкырды эле, анысы ага караган жок, бөргө жетип, козуну алыш калмакка кекенип барат.

Карышкыр кырчаны ашар менен аска-таштуу тар капчыгайга кирди да, изин таптырбай кетти. Анткен менен бала Манас жерге тамган канды кууп, уйдөй таштарды аралап отуруп, акыры бир ункурдун оозуна келди. Карышкыр ункурдун ичине кирипти. Көз ирмемге олку-солку боло калды да, анан ал ункурдун түнөргөн ичине не болсо да көрөйүн деп кирди.

Көзгө сайган карангылыктан улам ал бир азга эки жагын карана токтоло калды. Алды жактан булбулдөгөн жарык нур көрүндү. Ойлонгон жок, ошону көздөй бет алды.

Бир тар бурулуштан өтөр менен эшик-төрү тай чабым, туш-тарабы туташ таш кен бөлмөгө туш келди. Манастын оозу ачылды.

Аerde адамдар толтура экен, минген аттарынын баарынын канаты бар. Кийимдери көз уяллат, андан чыккан кооз нурлар бөлмөнүн көркүн чыгарып, жагымдуу жарык төгүп турат. Өңүбү же түшүбү! Жанагыл козу эч нерсе болой аман-соо Манастын так бет алдынан көрүндү. Ал ага жетип барды да, анан дарро карышкыр кайда турат деп жан-жагын қарай баштады. Анысы көрүнгөн жок. Козуну өзүнө тарта кыса калып, анын карышкырдын тиши тийген жерлерин издеپ, эч бир так таптай койду. Башын өйдө кыла андагы бир укмуш адамдарга танкала карады.

— Менин козумду карышкыр жара тартып, бул жерге көтөрө качкан болчу. Өзүм көргөм, азыр болсо бир жеринде жарат жок, аман экен. А карышкыр кайда кетет? — Көз алдында болгон ишке тан калган Манас козусунун кантип тирилип калганын, жанагыл көк карышкыр кандайча көздөн кайым болгонун билгиси келди, ошондо ага бут бардыгы дайын болчудай туюлду.

— Балам, кабатыр болбогун. Козунда карышкырдын тиши салган жери жок бекен? — Атчандардын бири ун катты. — Анда эмесе угуп тур...

— Ал карышкыр чон итке окшош болчу, — деди Манас тигинин ага бир нерсе айтайын дегенин элес албай. — Өңүн да билем, бозомук-көк. Тик кулак экен. Козумду жара тарткан да, жонуна сала арыштап качкан. Карышкырдын артынан тушуп, тамчылаган канды кууп келдим. Келсем козум аман, карышкыр тийген белги жок. А силер ким болосуңар? — Жомоктогудай адамдарга булар чын эле кишилерби дегенсип танкала карады.

Алардын бири атынан тушуп Манаска жакын келди. Кийими сүттөй аппапак, сакалы да андан өтөт. Ал аны жазбай тааныбы, кыялында көрүп-билип журғөн думана. Ооба, Чыйырдынын тушунө кирген, карыялар ат коё албай акыл из-деп турганда кайып айдал келгенип, аты Манас болсун деп ат койгон адам дал ушул болчу. Ал карыя колундагы таягын жерге урду эле укмуштарга таң калган баланын көз алдында карышкырга айланды. Карышкыр силкинип койду эле, кайрадан жанагыл сыйкырдуу карыя болду.

Манастын артынан ункургө жете келген Чеге да бул окуяны көрдү.




— Мен Кызыр Илиясын, — деди карыя Манаска келип. — Мен сени кырк күн издедим. А булар болсо менин кырк чилтеним. Сенин бул дүйнөгө эмне учун келгенинди айта турган кез келди. Тенир сени согуш учун жараткан. Эч качан эч нерседен коркпогун. Акыйкат коргоп согушкун. Ошондо гана Тенириң сени колдойт. Эгер сага сыйкырдуу кубат-күч керек болсо мына мен кырк чилтеним менен жанында болом. Сен өз атыңды атак-данкка бөлөшүн керек, Манас!

Жаны чыккан Чегебайды көрсөтүп Кызыр Илияс мындай деди:

— Мындан ары бул баланы Кутубий деп жургунун, ал сага бакыт алыш келет. Кыйын кезде кыйбаган чорон болот, мындан башка отуз тогуз чоро күтсүн. Алардын баары мага белгилүү, а бирок, Манас, аларды өзүң табасың. Келер кез келди, муун эсинден чыгарба!

Үнкурдуу караңгылык басты, кырк чилтендер көздөн кайым болду.





Укмуштар улана берди

Кайра тирилген козуну жетелеген балдар ункурдөн чыгышты. Козулары калмактын Сарайман деген айылдын жанында жайылып жүрүшуптур. Ал жер калмактардыкы, шибери бутка оролгон укмуш талаа. Ошол учун аерге кыргыздардын ма-лын жаюуга тыюу салынган. Бирок балдар буерден козуларды айдал кетүүгө анча шашылышкан жок, жанагыл көргөн окуялар алардын ой-санаасын он бөлүп турган.

Дөбөлөрдүн бирине чыгышканда Манас Чегебайга буруулуп мындай деди:

— Чеге, тигилер сени Кутубий дегин дешпебиби. Атайы айтышты, өзүн көрдүн го, мени кандай ызаттап сүйлөшту. Анан заматта көздөн кайым болуп кетишкени укмуш бекен?

— Сурдуу да экен, — деди курбусу ага баш ийкей. — Тим эле сыйкырчылардын өзү. — Үну шыбырагандай чыкты.

— Алар биздин козуну сылап-сыйпашты. — Манас ойлуу ун катты. — Эми бул дагы жөн козу эмес. Союп жеп алалыбы?


— Жок. Йүйдөгүлөр урушат.

— А биз аларга айтпайбыз да. — Манас жол таба койду. Өлүп кайра тирилген козу чын-чынында башкача болуп калды да.

Ал экөө отун чогултушту. Козуну болсо коркуп-уркпөй эле союп салышты. А бирок от тамызғанга эч нерселери жок эле. Муну мурун ойлобогон бул экөө эмне кыларын билбей туруп калышты.

Ошо маалда бадалдардын арасынан эдирендеген торпоктор чыкты. Бешөө экен. Алардын артынан калмактын Баянчор чалы чыкты. Торпокторду кууп келатыптыр. Жашы ейдөлөсө да денеси москоол, алдан-күчтөн тая элеги кыймыланан сезилип турат. Балдарга каардана карап алып бакырды:

— О, амактар десе! Козуну ким сой деди? Ата-эненер билсе теринерди тескери сыйрыйт!



— Эй, чал! Антип кыйкырба, андан көрө оттук бер! — Манастын уну өкүм чыкты. Калмак ага караган жок, сөгүп-сагып, атынын башын ары бурду. Манас октой жетип, аны тизгинден алыш токтотту.

— Чал, мен сенден оттук гана сурадым.

Баянчор аны туртуп жиберейин дегенде Манас чалдын бычагы менен оттугу илинген кайыш курунан кармай калып катуу силкип жиберди эле, калмак аттан учуп тушту. А бирок Кутубий анын аркасынан кармап калды, болбосо бир жери сынып же чыгып кетмек. Узулгөн кур Манастын колунда калды.

— Мен сенден оттугунду эле сурабадымбы! — Бала баатыр ачуулана сүйлөдү. — Бар эми Ошпурга барып даттангын, азыр сени да, торпокторуунду да союп саламын. — Манастын кара жини кармады. — Болбосо торпокторуунду айдагын да, бул жерден жогол. Оттугун да, курун да, бычагың да меники болот, бул — олжом!

Жүрөгү түшкөн Баянчор кеткенче шашты. Эрдикке эдиредеген бул экөө эт бышырып киришти. Аナン эле Сарайман айылынын төрт баласы пайда болду. Көрсө алар да кой жайып журушуптур. Бул экөөнүн козулары алардын жайына киргенин көрүшүптур да, тоготпогон торпокторду тепкилеп, экинчи бул тараапка жолугус кылып көйлү дешип келишиштир.

От менен алектенип жаткандарга байкаттай жакындашты да, келгендердин улуусу Айнакул Кутубийге чап жабышып жыкты да, көкүрөгүнө минип алды.

«Эй, ага тийбегин!» — Манас ошо замат аны Кутубийдин устунөн ыргытса туртту. Бирок ал тура калып муштумун түйө Манаска жулунду. Бала баатыр буйтай калып, чыр баштаган чаар башты чыкыйдан ары койду эле, Айнакул эсинан танып кулады. Манас сулк жыгылган тигинин башын көтөрүп:

— Катуу муштайдын деген эмесмин, — деди кечиirim сурагандай ун менен. — ئەزىز باشтабадыنى.

— Ой-ой-ой! Башымды талкалап салдын! — Эсин жыйган бала озондоп ийди.

— Тур эми. — Ал аны тургузайын деп жатканда тигинин уч жолдошу Манастын артына жабышты. Бири аны чачынан алды, берки экөө болсо муштагылап киришти.

Эмне болуп кеткенин Кутубийин билген жок, көзүн жумуп ачса эле ар-ар жerde тигилер онтоп, ыйлап оонап калышыптыр. Манас болсо кайра аларга боор ооруп, козунун этин жегиле деп жүрөт. Отко кактальп бышкан эттин буркураган жыты ақыры аларды табыштырды.


Бала Манастын эсина Кызыр айткан отуз тогуз чоро кылт этти. Балким булар ошолордун төртөөдүр:

— Мени, — деди ал чын дилинен кубана. — Мындан ары жолбашчыбыз дегиле. Макулсуңарбы? Бир бололу.

Алар эски достордор болуп калышты. Ошондон улам бала баатыр бардыгын ушул жерге түнөгүлө деди. Балдар буга аябай кубанды, анын устунө булардын жолбашчысы достордун урматына деп дагы бир козуну союп салды.



Өздөрүн өзү билгендер козулардын бут баарын бир короо кылып чогултушту да, уктоого киришти. Манас болсо козулар менен досторун кайтартмак болду. Ооба, ал бир күндө болгон бир укмуш окуялардан улам чырм этип кирпик кага алмак эмес. Көз алдына элес-булас тартылган келечеги анын делебесин козгоп, түйшөлтүп жаткандаи болду. Алдыда аны кандаи күн күтүп турду экен?..





Алгачкы кармаш

Санаага баткан бай Жакыптын тынчы кетип баратты. Оо, Жараткан! Манас жөнүндө Ошпур койчунун айткандары чынбы? Баланы кайра алыш кетиши керекпи? Айтор ойго келбес ишти айтты.

Манас менен Чегебай ошо кечте келбей калышканда, Ошпур менен Кадообайдын тынчы кетип, кырсыктан тышкары болсо экен деп, аларды издең чыгышкан. Анын устунөн короодон козуларын таппаган койлор да жаагын жеп марап туруп алышты. Туну менен издеشتى, табылган жок. Эртөн менен аларга Сарайман айыллынын адамдары жолугуп, алар дагы өздөрүнүн төрт баласын издең журушконун айтышты. Карышкырдын үйүрү козуларды бирден жара тартканбы? Анда балдар кайда?

Дүрбөлөн түшкөн адамдар ар бир ой-чункурдан бери издеشتى. Табылган жок. Анан эле бир жерде беймарал жайылып жургөн козуларды көрушту, алардын ортосунда алты карышкыр тегеренип жатат. Балдар жок! Чуркап барышса карышкыр жок, козулар гана жайылып жүрөт, чет жагында алты бала отурат. Келген адамдар тундө алар кайда болгонун сурашты. Алар болсо Манастын козу союп коноктогонун айтышты. Козуларды санашты, баары түгөл. Манас кайдан козу союп жүрөт? Жана карышкыр жургөндөй болгон. Алар кайда?

Санаага баткан бай Жакып капалана ушкуруду да, артында келе жаткан уулна кылчая карады. Кежир! Ошпур экөө Баянчордон кечирим сурап, анын оттугу менен бычагын кайра бер дешсе, бу Манасын: «Алар менин биринчи олжом, эч бербейм!», — деп көшөрбөдүбу. Анысы аз келгенисп Баянчордун башын жулуп алам деп кубалабадыбы. Жүрөгү түшкөн абышка атына минип качып кутулду. Манасың менен жерге кир! Эми кек сактаган калмактар кыргыздардан оч алат. Жакып ага кыргыздардын бул жерге эптеп баш калкалап жургөнүн



тушундуруп айты эле: «Бекинип жашаганча өлгөн жакшы! Калмактарга эмнеге багынат элем», — деп кежирленет. Ушу да он жашар баланын сөзүбү!

Айылга чейин кундук жол, Жакып кандай ойлонсо да убактысы бар эле. Жол жарымдап, ата-бала Ак-Өтөк өрөөнүнө тушуп баратканда алды жактан кыйкырык-чуу уруштун айгайын угуп калышты. Жакыптын жылкычылары ушул жерде эле. Бурулуштан чыга калышканда эле, ондон ашуун калмактар анын беш жылкычысынын үрөйүн учуруп, коркутуп-уркутуп, жылкыларын айдал кеткени жатышканын көруштү. Үркөн жылкылар өрөөнгө батпай, селдей кантап баратат. Айласы алты бөлүнгөн Жакып:

— Жайыт учун буларга отуз беш жылкы бердим эле. Ага ыраазы болушпай кайра мени карактамакчы болушканбы? — деп кейиди.

— Атаке, бул кимдин жылкылары? Эмне учун буларды калмактар сабап жатышат? — Манас тынчы кете сурады.

— Биздин жылкылар, ушундан көрү кара жер жутуп кетсе экен, — деди ал тигилер тарапка чаап баратып. — Булардын азабын мен гана тартам. Эй, токтогула! Эмне болуп кетти? — Кожоюнун көргөн жылкычылар башчысы Ыйман аны көздөй чаап келди. Кийими тытылган, башы да жарылыптыр, аккан кандан бети көрүнбөйт. Анын артынан кол салган калмактар да кирип келиши. Үчөөнү курчап альшты. Сөз чыккан жок, эки жаат бирин-бири карап турушту.

— Жайыт акысын бербедим беле? — деди Жакып. — Дагы эмне керек?

Калмактардын жол башчысы Кортук дөө сөгүнуп-кагынып, жерге түкүрдү.

— Атаке, ал эмне деп жатат? — Манас тынчы кетип сурады.

— Эч нерсе эмес, балам. Жаман иш чыкпас учун унчукпашыбыз керек. — Жакыптын уну акырын чыкты. Ошо замат Кортук дөө аны камчы менен баштан ары бир салды. Берки калмактар да айкырып, үчөөнү сабап кириши. Буйтап кетүүгө эч мумкүн эмес эле. Манас Ыймандын колундагы укурукту жулуп алды да, Кортуктук желкеден ары берип калды. Дөңгөтчөй калмак аттан кулап тушту.

Бардыгы катып калышты. Кортук дөөдө кыймыл жок, өлгөн экен деп ойлошту.

— Мынабу шүмшүкту кармагыла! — Калмактардын бири эсине келе өкүрдү. — Ал биздин жол башчыны өлтүрүп салды!

Манас карап турчубу, укурутун ондой кармап, калмактарга атырылды. Оңду-солду укурутун шилтеген Манасты тигилер аттан ыргыта чабууга аракет кылышты эле, бирок ал узун өрүм камчыларды өзүнө тийгизбей, илбирстей буйтап, кармап канын ичем деген калмактардын үчөөнү жерге кулатты. Калгандары Манаска каршы туралбай качып жөнөштү. Жардамга келген жылкычылар Манаска кошуулуп, качкандардын артынан тушушту. Жан кирген Жакып да кошо чапты.

— Токто, балам, токтогун! — деп жан-алы калбай кыйкырды. Кабылан каяры кармаган Манас менен беш жылкычыга ал ашуудан араң жетип токтотту. Ары жакта чымындей жандан тунулуп, кылышы сынган калмактар качып баратат.

— Ата! Бизди эмнеге токтоттуң?! — Манаста чыдам калбаптыр.

— Өзүм билем кыялың шорумду катырат го! — Коркуп-урккөн бай Жакып коқуylап ийди. — Сен күчунду көрсөтөр кезде көрсөткүн. Кара чачым ушул жерде агарды, эч ким менен урушканым жок. Анткени биз — кыргыздар бу жерден бир күнү кетер элбиз, бирөөнүн жери. Биз азбыз. А калмактар керек кезде Алтайdagы сан түмөн туугандарын жардамга чакырышат. Эгер андай болгондо кыргыздан бирөө да тириү калбайт. Кааласа кырса түгөнгүс кытайларга кайрылышат. Карыган кезде көзүмдү чукуп кашайтып, сени болсо өлтүрүп салышат, кулуңум! Тезинен артка кайталы, жанагы сен сулаткан калмактардын бирөө-жарымы аман калгандыр. Өлгөндөрү болсо аларга айып төлөп жыгыла-лы, балким кырсыктан күтулуп кетербиз.

— Айып деген әмнө? — Манас бушуркөй сурады.

— Көчмөн элдин салты боюнча сен бирөөнү өлтүрсөн ал учун мал төлөп күтүлсөн болот. Азыр канча сураса, ошончо беребиз. Ага макул болbosок анда биз үстөк менен төлөйбүз, бут барынан айрылабыз, өмүрүбүз кыйылат.

— Ата, алар бизге бириңчи кол салбадыбы?! — деди кызууланган бала Манас. — Мен аларга соқур тыйын төлөбөйт элем.

Жакып кол шилтеп койду.


— Бас жаагынды! Андан көрө калмактарды кантип кечирерге келтируүнү ойло!

— Атаке! Чоң атам Ногой жөнүндө канча жолу айттыныз эле. Мен кимдин токуму экенимдөн эсимдөн чыгарбай калганмын, — деди Манас көшөрө.

Жылкычылар жылкыларын чогултуп калышты. Ата-бала баягы сулаган калмактарга жөнөштү.

— Кытайды менен калмагың Ногойдун атын укканда бөжүрөп калчу. Анткени кыргызды Ногой бириктирген. Атаке, сиз мени өмүр бою мал багып, өмүр бою мал көбөйтүп, аナン өмүр бою коркуп-уркүп калтырап өтүшүмдү каалай-сызбы? Билип коюнуз, ата, душманыма басынганча кармашып жатып өлгөнүм жакшы. Адам бир төрөлүп, бир өлөт. Кыргыздын баарын, туугандарымды чогултам, ата-бабанын арбагы учун жанымды аябайм.

Жакып уулунун от чачкан көзүнө чочулай карады. Эртенки тагдыр кандай болору анын жүрөгүн алыш, жүрөгүн ээзип жаткан эле. Манас болсо атасына азыркы абалына көнүл да бурган жок. Алыссы чекисиздикти маашырлана каратап бараткан. Аナン эле кырдын ары жагынан көз уялткан кийим кийген атчандар чыга калып, буларды карай бет алды. Топтун алдында алоолонгон кызыл туу желбиреп келет. Манас алардын баягы кырк чилтөн экенин таанып, утурлай тосуп баратты.



Кырдаал қыйындағанда

Жакып бай не кыларын биле албай, айласы алты бөлүндү. Үйгө келери менен Манастын жетиби же сегизби калмакты өлтүрүп салганын, эми калмактар қыргын саларын Чыйырдыга какшады. Ошондой эле ал уулунун жинди болгонсуп тоону көздөй атын чаап, көздөн кайым болгонун айтты. «Мен аны токто деп артынан куудум. Жеткирбеди, шайтан айдап алган го», — деп актанды бай. Чыйырды болсо күйөсүн калмактардын бирди-жарымын өлтүрүп, жанында жургөн баласын өзу жоготуп, анан ақылынан айнып турса керек деп ойладу. Күйөсүнөн умуту үзүлгөн байкүш аял Бозтайлак атына ыргып минип, Ак-Өтөк өрөөнүн көздөй чу койду.

Арадан аз убакыт өткөн соң әэлиге учуп-куйгөн бир атчан айылга кирип, туз эле Жакыптын үйүн беттеди. Үрөйү учкан айылдыктар байдын үйүнүн жанына чогулушту. Келген адам Сарайман айылындағы калмактардын манжусу Саламандын кичиу иниси Сарбан экен. Саламан деген Жакып менен жан қыйышпас дос эле, ошондон улам қыргыздарга калмактар кол салганын угуп шашыла кабар айттырыпты.

— Манжулар эртең түш ченде кол салмай болду. Кортук дөөнүн өлүмү учун малынарды тартып алып, айылындарды тыптыйпыл чабышат. Алтайга да чабарман жөнөтүшту, — деди Сарбан энтиге. — Биз тарап тынч эмес.

— Кагылайын Сарбаным, ушу бойдон казактарга чаба көр. Алардын бийи Карабекке жетип айт, қыргызды қыргын басарда казактар келсин жардамга деди де. Ара жолдо конураттарга, Байбак аксакалга кабарла. Айдаркандын бир өзүнөн жардам сурады дегин. — Жакыптын шаштысы кетти.

Ал болду, кол жетер жерде турғандарга: Наймандардын баатыры Жорого, қыргыз Акбалтага, Бердике менен Дамылдага чабарманын чаптырды.

«Бай Жакып өлдү, он жашар уулу Манасы да кошо өлдү. Калмактар мал-

мүлкүн талап алышты!» — дешип кабар айткандар барган жерин дурбөлөн тушурушту. Эркек аттуулар зоот-чопкуттарын кийишип, куралдарын алышты. Турк уруусу түрүлүп, бир туу алдына биригип жатышты.

Көзүнүн жашы көл болуп, кош эмчеги зыркыраган Чыйырды Бозтайлагын сабап келатты. Жылкыларын көрдү, Манастьын көрдү. Ал аласын тосуп чыкты.

— Эмне болду, апаке? Неге мынча капасыз?

— Калмактан корккон атакең акылынан айныды. Сени сурасам, бир топ калмакты өлтүрүп, элирме тийип бет алды чапкылап кетти деди. А мен сени издеп келдим. Ўйгө баралы, атандын көөнүн жайгаралы.

Манас жанына келген Үйманга кайрылды:

— Жылкыларды суу бойлого айда. Эгер калмактар келип жылкыларга тий-се каршы турбагыла, кишилерди сакта, мал табылат, силер жашынып калгыла. Кармашпагыла, тогуз мин жылкынын эсебин кийин табабыз.

Эне-бала уйун карай жөнөшту. Жолдо Манас болгон окуяны айтып берди.

— Мен аны өлтурейүн деген эмесмин. Атамды сабады, анысы аз келген сип малыбызды айдал кетмек болду. Мен араң тургам, анан эле кырк чилтен келди. Кызыр Илияс дегенин жакшы билем, ал мага колун сунуп: «Манас, калпаланбагын, андан көрө көзүндү жум», — деди. Көзүмдү жумдум, сан жетпеген аскерди көрдүм. Жоокерлердин баары темир зоотчон. Алдында алтын таажыкайын аксакал турду. «Бул сенин кошуунун, — деди Кызыр Илияс. — Алтын таажыкайын адам Байдын уулу. Ал азыр он беш жашта, сени менен тагдырлаш болот. Сен өлтургөн калмактын уулу менен достошкун, ал дагы сага бери-ле кызмат кылат. Анын аты Манжыбек, манжу уруусунан болгон сон ага ушундай ат коюлган. Эр жүрөк, сени жолго таштабайт. Мына бул кызыл тууну колго алгын, Ногой чоң атандын туусу. Карагиндей сактагын, ал элинди жеңиштерге жеткирет. Тушундунбу? Эми көзүндү ач!». Көзүмдү ачсам, атам да, жылкылар да жок, а мен болсо талаада жалгыз экенмин, колумда болсо оролгон кызыл туу журөт. Андан Үйманды таап алдым. Киши өлтургөн қунөөм учун калмактарга бардык жылкыны айдал барып берейин дедим. Бирок Үйман мени да, жылкычылардын баарын өлтүрүп салышы мумкун деп болбой койду. Айылгачап деди. Айып буюнча атам езу сүйлөшөр.

Манастын сөзүн арт жактан чыккан ат дубурту бузду. Эне-бала артынан атчан алты калмак келатат. Жетинчиси төө минип тигинде турат. Кортук дөөнүн соөгүн ошо төөгө жуктөшүптур. Кыязы, аларга жол көрсөтүп жургөну Манасты таанып, биэдин колбашчыны өлтургөн ушул бала десе керек, энесин кошо байлап кетели деп энтендеп алышкан окшойт.

— Эми сенден ажырап қаламбы, балам?! — Эне коркконунан бышактап ийди. — Эми мен эмне болом?..

— Жөн эле ыйлай бересизби, апа! — деди Манас оролгон туунун сабын мыжыга кармап.

Алты калмак бекем курчап алышты. Алардын бири Манастын атын тиз-

гинден алмакка кол сунду. Эмне кылып жибергенин Манастын өзү да билбей калды. Калмакты колдон алып, каары кайнап силкти эле ат устунөн октой учуп, беркилердин устунөн ашып барып, жыйырма кадамдай жерге балч этти. Башы бир капиталын карап калды, сияғы мойну сынган көрүнөт.

Калмактардан жан чыкты, моюн толгонгон шеригинин денесин алып, шайтандай болгон бул баладан сакта деп Тенирге жалынып качып баратты.

Чыйырды менен Манас айылга кечке маал жетти. Аларды тынчы кеткен Жакып чал тосуп алды да:

— Баламдан умут узуулуп, жанымды коёрго жер таптай калдым эле, — деди.

Манас азыр эле дагы калмактар менен урушканын уккан Жакыптын көзүнө жаны көрүндү:

— Чабышат экенбиз, мен туш-тарапка чабаган жөнөттүм, кырк миң ат бар, кырк миң кол биерден чыгат.

Кооптондурган тун да кирди. Жакыптын жетимиш тутун айылынан бири да уктай алган жок. Келчүүлөр эрте келсе экен?.. Манжулардын Сарайман айылы да кирпик каккан жок. Акыры аерге Алтайдагы Домабилдин төрт жүз жоокери келди. Сараймандагы эки жүз элуу уй-булөдөн уч жүз аскер топтошуп, Дөгөн чалды башчы кылышты. Алар дагы бир манжу Манас колдуу болгонун уккан соң кыргыздарга таң алды менен тамаша салышмак болду. Ошондой эле алар өлгөндөрдүн кунуна айдал-айдал жылкы алып, ага кошуп Манастын же анын атасынын башын алабыз деп кенешти. Колдон келсе экөөнү төң жайла-мак жолун айтышты.





Кармаш

Алтымыш адамдын турган топ Жакыптын жылкылары жайылып журғөн жерге келиши. Топ башында Жакып бар, суранып жатып аны менен жөнөгөн Манас бар. Жакып тандын атышын зарыга күттү. Акбалтанын жигиттери түн ката келди. Бай ошо жигиттерди ээрчиттіп, жылкыларын издең чыккан. Манжулардан малын сактап калам деген умут жүрөгүнөн очо әлек эле.

Жылкыларын көргөн Жакып сүйунду. Ал ангыча алыстан алаамат со-
гуш башталганы угуду. Асман, жердин ортосу айгайлаган ызы-чуу, ким-
дир бирөөлөр ураанын улам чакырат. Анысын тарса-турсы менен ат дубурту
жеп кетет. Бул эмне деген Жакып дөбөгө чыга калып, өрөөндү текши кара-
ды да, эңгиреп эсин жоготту.

Сараймандын кең талаасы кан майданда, айылдын ичи салгылаш. Манжу-
лардын аялдары менен кыздары курал алыш жоо беттеп чыгышкан экен. Жакып-
алдангандар менен жарат алгандардын уну жер жарат. Жакып тааныды, чабу-
ул койгондор алтайлыктар экен, душмандарга караганда алардын саны уч
есе-
ге арбындаї.

Манжулардын бири тигилерди жазгырып, курчоодон чыкты да, кыргыздар
турган кыр тарапка жөнөдү. Түз эле Жакыпка келип, анын бутуна жыгылды.

— Айланайын бай Жакып, бир ырайым кылышыз. Алтайлыктар бизди кы-
рып салды. Айыл талоонго түштү, тиругу жан калбайт. Кечөө куну биздин ак-
сакалдар силерге кол салууну чечишкен эле, а бүгүн болсо өзүбүз минтип кы-
рылдык. Мен силерден каза болгон Кортуктун баласы Шакумун. Мага силер-
ден эч кандай айып алуунун кереги жок болчу. Менин уруулаш туугандарым-
дын бардыгы кыргыздар менен бир тууган болоруна мен алардын атынан ант
берем. Манжуларды кыргындан сактап калсанар экен.

Анын айтканына караганда калмактар таң агара баштаган кезде элүү, жүздөн

топ болуп, Жакыптын айылын көздөй жөнөшүптур. Бирок жолдон Сарайманга келаткан алтайлыктар байдын жерге батпаган жылкысын көрүп, даяр олжону азырынча Сарайманга жеткирип, андан кийин жерине айдал кетишимек болушат. Манжу калмак башчысы Дөгөн алтайлыктарга кыргыздардын айып төлемөр экенин, ошону гана алып, калганына тийбеш керек экенин айтат. Тигилер аны укпайт.

— Мен да ашыкча мал албагыла дедим, — деди Шакум ыйламсырап. — Десем алардын кол башчысы Домобил айкырып чыкты. Буруттарды (kyргыздарды) аяп жатасыңар деди. Биздин Дөгөн Домобилден суранды, аскеринди башкар, жортуулға чыгарып дегенин укпай койду. Олжо менен кетебиз деп турup алышты. Ошондо Дөгөн Домобилди элдин көзүнчө кагып-силкип урушуп, анын адамдарын жылкылардан алыстасып суруп кирди эле, алардын башчысынын намысы кайнап, жоокерлерине манжуларды кыргыла деп буйрук берди. Биз артка, айылды көздөй чегиндик. Ошондо аларга жаңы эле келген төрт жүз аскер кошууду. Кимди ким көр, айылды асманга сапырып кириши. Эгер силем жардам бербесенер манжулар кырылып буттөт. — Шакумдун сөзү өксүгөндөй аяктады.

Ушул маалда аттардын дубурту угулду, бурулуштан көп сандаган аскерлер чыга келди. Конураттардын көк туусун көтөргөн Айдаркан баатыр көрүндү. Кубанычы койнуну батпаган Жакып: «Бул жакка, бул жакка келгиле!» — деп күйкүрүп жиберди. Айдаркандын колу ал жакты көздөй жөнөдү.

Конураттар, уйшун менен нойгуттар, казак, найман, алчындар жана кыргыздар биринин артынан бири Жакыптын жанына чогулушту. Бут баары жети жүз сексен адам болду.

— Эл-журт, — бай Жакып элге кайрылды. — Биз силем менен жанаша жашап келебиз. Көп иштерге чогуу катыштык, кубаныч менен кайтыны тен бөлүштүк. Эми мына, бизге жардам керек болгондо бүйдалбай келип жатасыңар. Бул жакшы. Бирок, азыр кошунабыз манжу эли жардам сурап жатат. Ырас, алар Кортуктун өлүмү учун оч алып, малыбызды тартып алышмак болгон. Жанаша жашайбыз, ез ара талаш болсо өзүбүз чечип алышыбыз керек эле. Мына, бул ошо Кортуктун баласы, ал дагы «айып төлөбей эле койгула, андан көрү элди сактап калгыла», — деп жатат. Бөтөн элдин колунан коншу эл кырылууда, аларга жардам бербесек эртең элди кантитп карайбыз. Бир куну бизге да душман чыгат, алар бизди да ушинтип жок кылат. Өлгөн калмак өзүбүздүн адам, баарыбыз бир элбиз, ушуну эске алгыла!

— Калмактарга кол салабызы? — Айдаркан суроо узатты.

— Кол салабыз! Намыс учун согушабыз! — Манас кыйкырып жиберди.

Аскер арасы гуулдөп, Манасты кубаттап турду. Айдаркан дагы сурады:

— Урушка бизди ким баштап кирет?

Бут бардыгы Жакыпты карашты. Анын жанында уч асый болгон аргымагын минип, Ногойдун кызыл туусун сыймыктана көтөргөн Манас турган эле.



Жакып бир нерсе айтайын деп, анан ойлоно калды. Ушу маалда уулу кызыл туусун булгалап, ордунан атырыла, уруш тарапка «Манас! Манаң!» — деп, кулак тундура ураан салып жөнөдү. Анын артынан аскерлер да «Манастан» ураан чакырып, найза сұна ат коюшту. Алардын ақ, көк башқа туулары кыл-кылдан барат.

Күтүлбөгөн чабуулдан улам алтайлыктар алактап, буларга каршылык көрсөтө албай калышты. Айылды талап-тоноо менен алектенишкөндөр бири-ге алышпады. Ачып көздө жумганча жуздөгөн алтайлыктар өлдү. Калгандары жанынан түнүлүп, ашуудан өтүп кетерге шашылышты. Алардын артынан сая түшкөн кыргыз, казак аскери жамғырдай жаа тартып качкандардын дайын жерге сулатты.

Качкындар менен куугандардын толкуну өрөөндө каптап, андан ары алды ашууга чыгып, Тянь-Шань тоосунан ары эңкейе баштады. Жакып ээлликкен аскерине ошо жерден жетип, аларды араң токтотту. Куугун кумары алардын жанын кызытып алган эле. Жакып менен Манастын жанына Кортуктун уулу келди, жузунөн кубаныч ойнойт.


Ал куну кечке согушта өлгөн кырккүйк жакын манжуну, төрт жүздөн ашуун алтайлыктарды жерге беришти. Жакып болсо сан жылкысынын бир бөлүгүн Саррайман айылына берди. Дөгөн аксакалды чакырып, каалашынча алтын ал деди. Анысы берген жылкыларга ыраазы болуп, алтындан баш тартты. Эл чогулду, манжуладардын жаңы жолбашчылыгына Кортуктун уулу Шакумду шайлышып, уруусунун урматы учун дешип, ага Манжик деген ат беришти.


Жакып кыргыз салты ушундай деп согушка катышкандардын ар бирине бирден ат тартуулады. Андан сырткары, ар бир уруунун жолбашчыларына тон жапты. Кечинеси жеништин урматына деп тандап жылкы союлуп, той болду.

Эртеси куну келген аскерлерди жөнөтүп жатып, мындай деди:

— Биз Тенир сүйгөн жерде жашап жатабыз. Көз жеткис чөл жана бийик тоолор менен душмандан корголуп турабыз. Ошол учун биз ушул ыйык жеризиз учун, элибиз учун, ар-намысыбыз учун колубузга курал алып кармашууга даярбыз. Элибиз эркин болсун деп тилейм!

Ошол күндөн баштап Жакыптын жергесинде тынчтык өкүм сурду. Арадан эки жыл өттү.





Кытай кербени

Тянь-Шанга жаз келди. Тоо өнүру жел соккон сайын кулпунган жашыл туланды, жыты аңқыган мин түркүн гулгө толду. Тоо өрөөндөрү жай келерин күтүшүп, мөңгусу болот муз болгон жерлерге да байчечекей бажырая баш багып калды. Адыр-түз гулгө оронуп, сан мин күшү сабалап сайрап, көргөндүн көз жоосун, уккандын кулагын алат. Ушул бейиштин төрүндөй болгон жерде бай Жакыптын жылкылары жайылат.

Манас бул жерге достору менен келген. Төл кызыгын маалда жылкычыларга жардам берип, кулундарды багышмак. Туту Кудайдын кулагы сүйүнөр болду, жыйырма уч мин бээнин бардыгы текши төлдөдү. Кулундар күндиндүзү желе-геге байланат да, түнкүсүн гана энелерине кошулат. А бирок күндин түйшүк көп, бээлдерди беш-алты жолу желеге айдал келишип, кулундарды эмизишиет, кээлериин саашат, жытынан жыргал жараган кымыз жасашат.

Кол бошобогону менен балдар ойногонго убакыт табышчу. Ар биринин чукөтоло туулуптары бар. Кээлери сака-чукөсүн өздөрүнүн жыгач сандыктарына сакташып, ошонусу менен башкалаарга мактанышчу.

Күндөрдүн биринде балдар Манас ойлоп тапкан ордо оюнун ойноп жатышкан. Алар каршылаш эки топко бөлүнүп, ар бири бештен чукө алышты. Бардыгы Манас тегеректеп сызган сызыкты баспай, анын ортосундагы ордону ээлеш учун алпурушуп, чукө атып жатышты. Чукөнүн баары ордонун ичинде, ошону ордодон чыгара атыш учун жанталаша ойношууда. Отуз эки бала тең оюн кызыгына батышып, оюн кумарына азгырылып кетиши.

Оюн кумарына байланган балдар ашуудан тушуп келаткан кербенди байкашкан жок. Адатта Манас алыссы Кытайга көз салып, ал тарапты астырттан байкап турчу. Эч кимге баш ийбеген кыргыздар жөнүндөгү кабар алардын башчысына жетсе эмне болот? Алтайлыктардын кунун кууп аскер жөнөтсө

кандаң күн болот? Ушуларды ойлончу. Анын устунө көз жеткен жердин баары ээн. Мына эми, келчу конок босогодо турганы. Балдар кербенди жакын кирип келгенде гана көрүшту.

Сыңар өркөттүү қырк беш нар қылға жүктөлгөн жүкту кебелбей көтөрүп келатышат. Кербендин эки тарабынан куралчан он алты атчан коштот алыптыр. Кийим-куралына караганда алар калмак, қытай экени көрунүп турат. Соодагер кийимин кийишкен дагы он чакты адам арт жагында келе жатышат. Кебелбеген кербендин алдында жол көрсөтүүчү адамы бар экен, анысы эшек минип алыптыр.

— Чоочун адамдар! — Манастын жолдошторунун бири ушинтип кыйкырды.

— Акырын, Айнакул. — Абалагы менен ордонун ортосундагы чүкөлөрдү мээлеп жаткан Манас шыбырай үн катты. — Оюнду уланта берели. — Ал чүкөлөрдү атты эле, бири чийинден чыгып кетти. Анан, ичке тушуп сыңар тизелей калып, калган чүкөлөрдү чerte баштады. — Булардын ким экенин билели, — деди Манас досторуна шыбырап. Кербен туз эле оюнчулардын ордосуна келатат.


— Эй! Бул жакта жол жок, бир аз онго бурулгула! — Кутубий чыдай албай кыйкырды. Жол баштаганы ургулөп кеткенби же чын эле укпай калдыбы, айтор, дагы эле балдарды карай туз келатты. Кербен сакчылары ошо замат найзаларын ондој кармап калышты. Соодагерлер болсо он тарапка бурула бастырышты. Манастын жолдоштору жол бошото четке чыга беришти. Жалгыз гана алардын жол башчысы сыңар тизелеп, абалагы менен чүкө мээлеген абалында ордонун чок ортосунда калды.

Манас жалт бир карап алды, аны көздөй келаткан сакчылардын теше караган көздөрү чаканагынан чыга жаздаганын сезди. Ушул маалда ал мээлеген чүкөнү абалагы менен ачуулана атты эле, чүкөсү октоя атылып, учкан бойдан кербендин алдында келаткан төөнүн бутуна тийип, сыйндырып кетти. Анысы тумшугу менен жер сайып кулап түштү. Күү менен урган абалак-сакасы көлдөн кайып, жолбаштаган адамдын эшегине тийди эле, анысы алдакайда чүкөдөй ыргып кетти. Мингени кайда кеткенин биле албай калган неме талтайган бойдан турду.

Куралчандар балдарды курчап альшты. Он эки, он төрт жаштагы ёспурумдөр эмне қыла алышмак эле дегендөр ат устундө ээн-эркин отурушту. Алардын жолбашчысы қытай дөө экен, Манаска бастырып келди да:

— Эй, мадыра баш! Бул эмне қылганың! — деп айкырды найзасы менен сес көрсөтө. — Эң мыкты төөбүздүн бутун сыйндырып салдың! Шүмшук, бул учун сен көргүлүкту көрөсүн!

Ушул маалда Манас белги берди эле анын отуз эки баласы калмактар менен қытайларга аралай кирип, ар бир атчангы экиден жабыша калып, ат устунөн тартып тушуршту да, сакчы аттуунун бут баарын баса калып колу-бутун байлап салышты. Алардын жол башчысы кол салган балдардан коргоном деп кыска қылышын қындан сууруп чыгар замат ат устунөн жыгылып баратып, қылышына өзу сайылып калды.



Көз ачып-жумганча болгон женишке кубанган балдар бажылдаша Манастын жаңына келишти. Тигилердин кансырап жаткан жолбашчысын көрушүп урпайы калышты.

— Коркпогула! — деди Манас акырын. — Бул биздин душманыбыз, ошондуктан алардын башын алышыбыз керек. Эгер антпесек бизди, биздин жақындарбызызды өлтурөт. Башкача жолубуз жок.

Кармаш болгон жердин жаңында жүрөгү түшкөн соодагерлер үркүп-коркуп турушту. Манас балдары менен аларга барды.

— Коркпогула! Биз силерге жамандык кылбайбыз, — Манас аларды жооштура сүйлөдү. — Өзүңөр көрдүңөр го, биз жөн эле чүкө ойноп жатканбыз. Аナン булар, — деди ал байланган сакчыларды көрсөтүп. — Кербенди бизди көздөй айдады. Ал аз келгенисип, тийишмек да болушту.

— Ооба, ооба. Биз дагы түрк уруусунан болобуз. — Соодагерлердин улуусу кекечтене үн катты. — Уйгур болобуз. Бизди күчтөп кошуп алышкан. Тигил аскерлер кытайлардын ханы Эсенкандын жөкөрлөрү. Кыргыздар улуу Кытайга кол куушуп турруудан баш тартканын, бай Жакып менен анын уулу Манас баарын бузуп, анысы аз келгенисип башкалар да кытайды тааныбай калганын ага алтайлыктар айтып барышыптыр. Ушундан улам Эсенкан өзүнүн мыкты деген алты кытай, он калмак жоокерин бул тарапка жөнөткөн. Кырдаал кандаай экенин билип келгиле деген. Эч ким шекшибесин деп аларды кербендин сакчысы катары жиберген. Биз мындандын баш тарталы дегенбиз, а бирок хандардын ханы болгон Эсенканга кантып каршылык көрсөтө алат элек. — Уйгур айыштуудай токтоло калды да, тоөлөрдү көрсөтүп мындай деди: — Мына бул жүк биздик эмес, бут бардыгы Эсенкандыкы.

Манас соодагерлер менен колго түшкөн жоокерлерге тамак бергиле деп буйруду да, Жакып, Акбалта, Дамулда жана Бердике өндүү уруу башчыларына кабар айттууга балдарынан жөнөттү.

Манас айылга келди. Аксакалдардын кенеши журуп жаткан экен. Бай Жакып баласынын бул кылышына нааразы болуп, бизге эле эмес, башка элге да жамандык болорун айтып, ачууланып жатыптыр.

— Жакып бай! Жараткан сага уул берди, шок болсо мейли шок болсун, — деди Акбалта. — Тукуму аяк бошотор болсо атанын шору ошол. Манас төрөлгөндө сага мен сүйүнчүлөп, өзүндөн сүйүнчү албадым беле! Карабы эми, балаң минтип баатыр чыкты!

— Эмне деп жатасын, Акбалта? Хан жиберген адам өлүп жатат. Кытайдын элине сан жетпейт. Айткандарга караганда, алардын дөөлөрү адамды бир эле сугунуп коёт экен. Анын устунө хандардын ханын таарынтык, бул деген жолборстун азуусуна башты тоскондук эмеспи. Мындандын аман калбайбыз! Башыбызызды алат! Эми эмне кылалы?!

— Өлүм баарыбыздын башыбызыда бар. — Акбалта кайрадан анын көңүлүн жайгара баштады. — Мандаайга эмне жазылса ошону көрөбүз. Көз жеткис чөлдөр

менен улув тоолор бизди коргоп турат деп өзүн айтчу элең го. Каардуу хан Эсенкан отурган Бээжинин алты айлык жол экен. Кербен жөнүндөгү кабар жеткенче абал өзгөрүп кетер, балким Эсенкан өлүп калар. Ошондуктан кербендин жугун бут альши керек. Кытайлар келгенче качан, байлык биздики.

— Андан кийин кантебиз? Жок, кербенге тийбейбиз! — Жакыптын жаны чыкты.

— Ата, Кудай сизди бай кылган менен сараң да кылган экен. — Жакыптын аксакалдарга айтканын утуп отурган Манас капалана ун катты. — Өлүмдөн эч ким кacha албайт. Хан Эсенкан бул кербенди биздин кайда экенибизди билип кел деп жөнөтүптур. Байлык биздики. Бут баарын элге таратып бериниз. Эгер кытайлар келсе мына мени байлаап кетишиң, издегени менмин да.

Жакып элге карады. Бул жерде Ошпур, Саламат, Дамулда, Тунөгөр, Бердике, Акбалта, Дөгөн, Манжиктерден башка да анын бир ооз чакырыгы менен эл-жери учун өлүмгө тике барчу өз дегендердин бардыгы бар эле.

— Туутандар! — деди Жакып аларга. — Ар бир уруу бирден төөну жук-мугу менен алсын. Бул Эсенкандын силерге берген белеги.

Олжого ыраазы болгондор айылдарына жөнөшту. Баягы буту сынган сары төө гана жугу менен бул жерде калды. Манас нарға жакындал келип, таңгактын бирин жарып жиберди. Асыл таштар жерге чуурudu, анан бир ат башындай бермет тушту. Манас бир чон алмаз менен көз уялткан лаалды алып, атасына сунду.

— Бул куржундагы байлык башка төөлөрдөгү жуктөн да кымбат экен, — деди.

— Эй, кербенчилер! — Жакып соодагерлерди чакырды. — Мындан каалашынарча алгыла да, уйунөргө бара бергиле.

Алардан арткан байлыкты ата-бала төрт атка артышты да, жолго камынышты...





Бир туугандар жолукканда

Мезгил өтүп, Кудайдын буйргуту экен, кыргыздар менен аларга аймакташ эл дагы бир жылды тынч-аман өткөрүшту.

Жакып бай Туучунак атын минип жалгыз келатты. Алысцы Кулан-Жайлоо тоосуна жылкыларды айдап кеткен Манасты көрмөккө баратат. Ооба, Жакыптын малы көбөйүп, кулундары торолуп, аймактагы жайыт жерлер тарып бараткан. Шиберлуу жерди Кулан-Жайлоо тоосунун ары жагындагы Күү-Тез ереөнүнөн, Жашыл-Көл көлүнүн жээгинен издеөгө туура келди. Манас ошол жакта болчу, кабар жок, ошондон улам кабатырланган карыя жайытка барып, аяк-биягын көрүп келүүнү чечкен.

Жакып ашуудан тушуп, Аңгире барчу жолго бурулганда сан жеткис аскер жер жарып келатканын коруп журөгү оозуна тыгылды. Аскалуу капчыгайдын чон таштарынын далдаасына жашынууга шашты. Аскердин саны канча, ал ким-ге тиешелүү экенин билейин деген аракетин коркунуч жууп кетти.

Жоокерлер жашиянан өтүп жатты. Үюлгуган чаң Аңгирди көздөй ағылууда. Жакып тигилерди байкап калышпасын деп коркуп, дагы эле таштардын арасында турат. Бардыгы өтүп бутту. Жаны чыккан Жакып бир далайдан соң, кайыр минип келаткан, кийими жыртык жудөө чалды көрдү.

Жакып жашинган жеринен чыкты. Аны көргөн тигил адам качырын токтотуп, аны күтүп калды. Учурашты, ал-жай сурашты. Качырчан Жакыпка кайрылып, кайсы элден экенин сурады:

— Жетим ёскөн адаммын. Он жети жашымда ата-энеден айрылгам, — деп сөз баштады Жакып. Ушул жерден, Бөйөндин уул Чаяндан башмаанек таптыйм. Анын кызматын кылдым. Чаяндын өлгөнүнө отуз жылдан ашты. Эми бул тоолор менин үйүм болуп калды.

— А сиз ким болосуз? — Жолоочу кызыга сурады.

— Мен Ногойдун уулу Жакыптын. Байтурдан тарайбыз. — Жакыптын сөзүн угары менен тигил адам танкалгандай ун чыгарды, жүзүнөн ылдый жаш куюлуп кетти.

— О, Кудай ай! Ушундай да болобу?! — Ал бышактап кирди. — Биз айрылышикан кезде сен он жетиде элен. Эми минтип карыя болуп калыпсың. Мен алтымыш тогузга чыктым. Өмүр бөтөн жерде калды. Сен чын эле Ногойдун Жакыбысынбы?! Сен менин эсимде дагы эле бала бойдонсун. Мен сенин ағаң болом, мен Баймын. — Бир туугандар жарыла бакырышып кучакташты. Бырыш баскан жуздөрүнөн бакыттын, сүйүнчүтүн көз жашы куюлуп жатты.

— Чын эле тилегиме жетип, сени менен көруштүмбү? — Кубангандан көз жашын төккөн Бай кайра-кайра сурал жатты. — Сени чын эле таптымбы?

Жакып агасына өзүнүн жашоо-турмушун айтты:

— Бул жерге өзүм жалгыз келген. Кудай берген жер. Буерде жашагандар Кудайга ыраазы. Аркар-кулжа, эчки-теке деген тоолордо жайнайт, адыр-өйнүзү ат басалгыс шибер, токоюнда маралы толо. Мен ушул жерден жай таптым. Мал күттүм, баарыңан өткөн бай болдум, өрушүм толо мал болду. Сиз кандай тура-сыз? Карыганда Кудайым уул берди, ал он учкө чыгып калды. Эки аялым бар, эки келининиз тен кош бойлуу. Өзүнүз кандайсыз?

— Өзүмдүн жана балдарымдын көргөн күнү курсун. Балдарымдын улусу Бакай он жетиге чыкты, элге акылман катары таанылып калды. Экинчи-си — Тайлак, азыр жаш. — Бай токтоо сүйлөдү. — Ата-энебиз көз жумгандан кийин Кашкарга көчүрүлгөнбүз, андан кийин Алайда турган Ороздуга бардык. Ал сексенге чыкты, карылыкка моюн сунду. Кезегинде хан эле, азыр үй-жайы жок, мусаапыр болду. Ороздунун он баласы элге тынчтык бербеген тентек чыгышты, бири менен бири урушат. Малын жок кылып бутушкөн, меникине кол салып уурдал жатышат. Балдарыма кыр көрсөтүшүп, аларга малайларындай ма-миле кылышат. Атасын карашпайт, мени да киши ордунса санашипайт. Ушундай. Ал-күчүм барында сени табайын деп чыккам, Жакып иним. Балким, силерге келсек жашоо тынч, өмүр өксүбөс бекен дегем. Байкүш Ороздунун да ою ушул.

— Баарыңарды сүйүнүп тосуп албайымбы, абаке! Сизди, Бакай менен Тай-лакты, Орозду абаны он уулу менен. Алардын аттары ким?

— Эн ууусу Чагатай, экинчиси — Чегетей, учунчусу — Көбөтәй, кийинкиси Бөбөтәй, анан Бегетай, алтынчысы — Бабатай, жетинчиси — Сабатай, анан Кабатай, анан Тоботай, эң кенжееси Ордобай, — Бай бирден санап айтты. — Ии, баса, сенин баландын аты ким?

— Аты Манас, — деди Жакып. Агасынын үрөйү учту. Аны көргөн Жакып: — Ой, Бай аке, эмне болду? — деп чоччуду.

— Тозокко түшкөн э肯биз го! — Бай кокуйлап жиберди. — Менин сөзүмдүүк. Сени издең чыкканымда алдырма атым бар эле. Алтайды карай эки жарым күн журддум. Ээн талаа менен өтмөкмүн. Ал жерден мен эсеп жеткис эл көрдүм. Алар ошол ээн талаага киши бойлогус арык казып жатышыптыр. Чоочулаганым жок, аларга жакын бардым.

Барсам эле мени шап эле кармап алышты да, ишке салышты. Көрсө Кытай ханы ким болсо да иштеткиле деп буйрук бериптири. Колума чукулдук бериши да арыкка түртүп жиберишти. Арыктын таманындагы килейген таштарды конторушум керек экен. Бир аз эле күймөлө калсам, күзөтчусу камчы менен сабайт. Экинчи күнү алдан тайып жыгылдым, кайра туралбай койдум. Чарчагандан улам эстен танып калыптырмын. Мени өлдү деп ойлошуп арыктан чыгарып, топуракка көмп салыштыр. Кудайым бар экен, талдын бутактары көкүрөгүм менен бетимди жаап калыптыр.


Жаткан бойдон айланага көз салдым. Бул жердеги иштерди кийгени зоот, алп кытай башкарып жатканын байкадым. Анын аты Нескара экен. Каардуу неме экен, кунөө кылгандарды, тил албагандарды өлөрөчө жазалап, өз колу менен башын алыш турат экен. Чатырындагы аппак көшөгөнүн алдында бети табактай, курсагы саландаган килейген алтын бутпарас кудай бар. Анын көздөрү асыл таштардан, тиштери берметтөн жасалган. Менин оюмча бул таш кудайдын ичинде жаман жиндер толо. Нескара ошого улам-улам кайрылып, кенеш алат окшоду.

Нескаранын атына да шайтандар минип алган. Нескара ошо Чабдар деген атынын жанынан өтүп баратканда анысы ага адамча минтип сүйлөдү: «Мындан алты күнчулук жerde, Тянь-Шань тоолорундагы Аземил суусунун башында, он уч жашар Манас деген бала жылкы кайтарып жүрөт. Жанында отуз гана бала бар. Кыргыздын ошол күчүгүн өлтүрүп кел, болбосо кийин ал сени өлтүрөт. Жин-периштөрөн ушинтип айтышты. Аны азыр, каруу-күчкө толо элегинде жайлаш керек. Манастан сактан, аны чилтендер колдоп жүрөт. Аскеринди алгын да, жөнөгүн».

Нескара баатыр ошентип арык казып жаткан алты минден ашуун аскерин алыш, жолго чыкты. Ал жерде чалдар менен балдар гана калышты. Мен көмүлгөн жерден эптеп чыктым да, оттоп жургөн качырды көрдүм. Жашынып барып ошол качырды кармадым да, чаап жөнөдүм. Күзөтчүлөр артыман тушту. Аскалуу тар капчыгай менен кырга чыгып, артымдан түшкөндөргө таш кулаттым. Бир далайын жайладым окшойт. Калгандары кайтышты. Артка жол жок, анан Нескаранын аскеринин артынан жөнөдүм, — деп аңгемесин аяктады Бай. — Балаң кырсыкка кабылбаса экен, ага кантип айтабыз?

Бай Жакыптын башы катты.





Нескара менен согушу

Жакып аймакташ тургандардын бардыгына чабарман жөнөттү. Өзу болсо Манасты алып, алты жуз аскер менен Алмалуу-Кыя ашуусуна бет алды. Ангирден бери мындан башка жол жок, Нескара өтсө ушерден өтөт. Жакыптын аскеринин төрт жузү гана согушка жарайт, калганы өспүрүмдөр менен карыялар эле.

Ашуунун белине чыккан Жакыптар мангулдардын айылы душман колунда экенин көрушту. Ал тараптан жылкылардын кишенегени менен уйлардын мөөрөгөнү угулуп жатты. Баскынчылар барымталаган кыздар менен аялдардын ыйысы сыйзатат. Чабышкандардын карса-курсу да кулакты жарып барат. Анткени мангулдардын жигиттери жан өлгөнчө кармашып жатып өлөлу деп жан аябай салгылашып жатышыптыр. Алардын төрт жузгө жакын аскери Алмалуу-Кыяга чегинип келе жатышат.

Жакыптын турган жери жөн жер эмес, жол кууш қысыктан өтөт. Душманды бирден терсе болот. Мына, мангулдардын аскери да ашууга чыкты. Алардын колбашчысы Жайсанбайдын шаштысы кетип калыптыр.

— Бул шумшуктөр мыкты жигиттерибиздин канын төкту, айылды талап, кызы-кыркынды байлап, малыбызды айдал кетишти. Нескара силерге барчу жолду көрсөтүп бер дегенинен баш тартканым учун жазалап жатат.

Нескарадан кек алууну көксөгөн мангулдар Жакыптарга кошулду. Бир аздан соң қытай, калмак аскеринин алдыңкы тобу көрүнду. Жакыптын жоокерлери аларды алыска тийчү мылтыктары менен жабыла аткылашты. Андан соң капчыгайдын эки тарабындагы чоң таштарга жашынып турган жаачылар жебелерин жамғырдай жаадырышты. Алактаган душмандар артка чегинип, жан кал-калап арттагыларды күтүп калышты.

Кыргыздарга казактардын Айдарканы, наймандардын Карабагы,

мангулдардын баатыры Ушан аскери менен келди. Ошентип бир мин беш жуз адам топтоду.

Ал ангыча, Нескаранын колунан бир атчан бөлүнуп чыгып, Жакыптарды карай жөнөду. Бир колунда найза, бир колунда чокмор бар. Түрүнөн адам тунулғен баатыр көрүнөт. Аты да өзүнө оқшош.

— Даңдандын найзасынан өлүнүн каалагандар барбы?! — Күркүрөп кыйкырды.

Казактын Күнөс баатыры алдынан тосуп чыкты. Найзасын алга сунуп, Даңданды көздөй качырды. Экөнүн төң найзасы болот зоотторго тийип талкаланды. Эми чокмор менен чабышты, бирин-бири алыша албай коюшту. Анан жини кашайган бул экөөттөн устунөн алышты. Ал ангыча албуттана кыйкырган Даңдаң ачып көзду жумганча Күнөстүн ээрден жула көтөрүп, жерге урду. Күнөс баатыр күн алдында кыймылсыз калды. Қытай Даңдан өз колуна жерге батпай барды.

Күнөстүн өлүмүнө жүрөгү күйгөн жаш баатыр Қекчө кармаш жерге жөнөдү эле, аны Айдаркан астынан тосуп токтотту.

— Токто, балам! Аны менен кармаштуга балтыр этиң толо элек. Артка! — деп кыйкырган Айдаркан Даңданды көздөй өзү жөнөду. Даңдан аны найза менен жыга саймакчы болду эле, ал чокмору менен найзасын катуу қакты эле, кураалы кантип колдон учканын тушунгөнчө Айдаркандын найзасы анын көкүрөгүнө сайылды.

Қытай аскерлери ачуулана кыйкырды. Ызы-чууга удаалаш Айдарканга дагы бирөө жуулунуп чыкты. Казак баатырдын найзасы Даңдандын көкүрөгүндө сайылган бойdon калган. Не кыларын табалбай турган Айдаркан кыска кылышын кармап турду. Ошо маалда Манас атып чыкты. Ай-буйга келтирибей қытай баатырын учура сайды. Қытайдын дагы эки баатыры камындырбай Манаска ат коюшту. Үрәншоо дегени түнөрө найза сунуп, Шанымусары жебесин мээлеп келатат. Аккуласын теминген Манас Үрәншоону мээлеп, ага найза ыргытты эле, анысы аттан кулады. Шанымусар аткан жебенин огуышырып, Манасты жандай ётту. Қытай кайрадан жебе алгыча, бала баатыр кылышы менен шылый чапты.

Бул окуя ачып көзду жумганча ётту, эмне болуп кеткенин эки тарап да билбей калды. Қытай тарап жалтанбас баатырларынан айрылганына кейишти. Алар кайғыга батып турушту.

Каары кайнаган Нескара чыкты. Он тогузга жаңы чыккан дөөдөй болгон бул жигиттин көз карашынан эле адамдын жаны чыкчудай. Манас тегерегинде кимдер бар экенин эстен чыгарды. Көз алдында жалгыз гана Нескара турду. Анын артында кандайдыр бир караандар көзгө урунгансыйт. «Булар анын шайтандары!» — намысы канда ойногон бала Манастын оюна ушул ой Бакай айткан сөз дароо кылт этти.

Капысынан жерге калдайган көлөкө түштү. Манас башын көтөрүп төбөсүндө кунду тосуп турган алп карақушту көрдү. Ошо замат бала баатырдын жанына жырткычтар пайда болду. Арстаны секириүүгө даярданып турат,



бир жагында илбирси ыркырайт, жалын бурккөн ажыдаар да жанына келди. «Чилтендер!» — кубана калган Манас Аккуласын теминип, Нескара көздөй качырыды. Шайтандар ызы-чуу тушуп, сырттандар күрүлдөгөн кармаш башталды. Бир убакта ал шайтандарын гана калтырып, езу качып бараткан Нескаранын далысын көрүп калды.

Артынан сая тушту. Жер жайнаган аскерлерди чагылгандын отундай жети жолу айланып чыгышты. Аккула жаныбар Нескаранын сыйкырдуу Чабдарынан калышкан жок. Жетемин деп көшөргөн Манас тигинин жоо кийими менен алтын кемеринин ортосундагы бош жерди байкап калды да, ай далынын астына найзасын матырып алды. Жарадар болуп айкырган Нескаранын унун угуп Чабдары учуп жөнөду. Аккуладан алыстап барат. Ошондо Манастын алдынан туура чыгып, Туучунағы менен Жакып турду. Аккуланы тизгинден алды.


— Токто, балам! — Кыйкыра сүйлөдү.

— Жок, ата! Мен аны өлтурөм! — деди Манас жаалдана.

Жакып болгон жок, аны күч менен токтотту. Нескаранын аскери аларды көрүп, куралдарын жерге ыргытышты да, багынып бериши.

Талап алган байлыктарын кайтарышты. Нескаранын аскерин үйлөрунө боштотту, алардын арасында чыныгы жоокерлер аз эле болчу, көбү арық казгандар, күч менен кошуулгандар боло турган. Ал эми мангудар болсо кыргыздарга ыраазы болуп, Жакыптын элине кошуулуну суранышты. Алар эле эмес ар уруудан куралган Нескаранын аскеринин көбү да ушул жerde калууну каалагандарын айтышты. Кайран Кунөс баатырдын агасы Күлдүр Манаска келип, он төрттөгү Чаганбай деген баласын чоро кылып ал деп суранды.

— Биздин элди хан Эсенкан тынч койбoit, эл катары эсептебейт. Анткени алар көп эл, ошондуктан биз бардыгыбыз биргишибиз керек, — деди Манас аксакалдар кенешинде. Акылына ыраазы болгон карыялар ага макул болушту.





Айдың–Көлдөгү курултай

Арадан эки жыл өттү. Бай Жакып кайрадан жер-жерлерге чабарман жөнөттү. Мамилелеш әлдердин башчыларынын баарын Айдың–Көл көлүнүн жээгине чакыртты.

Көлгө куюлган дарыялардын боюна, тоо этегиндеги көйкөлгөн көк жайыктарга коноңтор учун боз үйлөр тигилди. Аргындардан Каракожо, алчындардан Бобек, манжулардан Дөгөн, наймандардан Көгөн, кыргыздардан Саламат, кыпчактардан Ошпур келди.

— Сilerdi чогулткан себебим, — деп сөзүн баштады Жакып. — Кытайлар бизди эстеринен чыгара элек экен. Жакында эле алардын чалғынчылары бул жерде болуп кетишти. Мен аларды тоодогу Сары-Суудан жолуктурдум. Манас достору менен мергенчилеп кетишкен, ошолорду табайын деп бараткам. Бир маалда эле кырдан колдоруна найза, мылтык кармаган атчандар чыга калышты. Алар он бир экен, кийгендери болот зоот, белдеринде кылыч. Кытайлар экен, тим эле мемменсенишет, Кудайын да таанышпайт. Мени көрө калышып эле атырылта аттарын чаап келишип курчап калышты.

— Эй! — деди бирөөсү, кызы алардын башчысы окшойт. — Жакып байды, анын баласы Манасты кайдан табабыз? Сен ким болосун, абышка?

— А сiler ким болосуңар? Бул жакта әмне кылыш журөсүнөр? Кайдан келдинер эле? — дедим, коркконуман кекечтенип да кеттим.

Тигилдердин башчысынын каары кайнап чыкты, жебериме жеткире согуп, ай-кырык салды. Атымды жашырбасам өлдүм деп, Бердикемин, мен деле кыргызмын, а бирок Жакып экөөбүз бири-бирибизге жообуз дедим эле алар сүйүнүп кетишти. Анда бизди Жакыптын уйунө баштап бар дешти. Макул болгондой маанай көрсөттүм да, алардын сilerге әмне кереги бар деп сурадым эле тигил мага колу-бутун байлап, Кытайга алып кетебиз, буйрук ушундай деди.

Кой издең жүрөм деп шылтоолоп, аларды тескери жолго салдым. Чынында Манасымдан корктум. Кичуу аялым Абыкени төрөп берди дечи, а бирок тун бала деген тун бала экен. Анын устунө, Чыйырды байбичемдин ақылы алты бөлүндү. Ошентип кеңешип туруп өз туугандарыбызды чакырдык. Мен аларга кыязы, Манасты бермейинче кытайдын ханы жан койбөйт дедим. Айлам кетип, Чыйырды экөөбүзүн жалгыз балабыз бар, а силердин кәэ бириңерде он-дон бала. Баласын сатчу барбы? Каалаганын берем!

Манас ушул деп кытайга берип, кыргындан кутулалы десем эч ким унчукпай коюшту. Ошондо улуу агам Бай айты: «Карыганда ақылдан айып калган окшойсун, же коркконунан ушинтип жатасыбы? Өз баласын малга саткан кыргызды сен кайдан көрдүн эле?! Эсиндеби, эки жыл мурун алар алты миң аскер менен келгенде мына биз женип алганбыз. Баарын талкалаганбыз. Эми алардын он бир эле кишиси келсе, калтырап отурасың». Бай агамдын бул сөзү чындык эле, таарынган жокмун.

Жакып терең дем алыш, ангемесин улады:

— Тилекке каршы Манас аңчылык кылып журуп, кандайдыр бир зор жандыкка жолугат. Анын курулдөгөн унунөн аскадагы аркар-кулжалар өлүп, жерге кулап туштот. Уулум ал жырткычты өлтүрөт. Аナン алар аркарларды чогултуп, жакын жердеги Кулжа айылына жеткирели дешет. Ошол убакта Шайтан кытайдын чалғынчыларын Күлжага алыш келиптири. Манастын атын угушат. Мени менен сүйлөштөт элек дешкенинен, Манас аларды биздин айылга өзү ээрчитип келет. Ошондо менин оозум ачыланын, ал эми кытайлардын мени көрүп жаны кашайганын элестеткиле!

Кытайлардын эмне максатты көздөп келгенин билгенден кийин, Манас алар менен чабыша кетти. Силер билесиңер го, ал он беш жашар баладай эмес, етө эле күчтүү эмеспи. Тез эле баарынын куралдарын тартып алыш, байлап салды. Аларды боштууп жатып, балам айты: «Мен силерди өлтүрбөймүн. Бирок, ханыңарга айта баргыла, курал алыш биздин жерге келген кытайлыктардын баары өлөт. Бизге каршы кандай аскер жөнөтсө да талкаланат. Көчмөндөрдүн салты боюнча силердин он көзүңөрду оюп, мурдунар менен он кулагыңарды кесип салышым керек, а бирок мен эчкиниңиндей сакалыңарды гана кыркамын. Ханыңарга салам айта баргыла».

Кытайларды жал-күйруктары кыркылган аттарына мингизип, келген жолуна жөнөтүп жиберишти. Бул кара өзгөйдү маскарапал жазалоо болчу.

Эми тушундуңөр окшойт. Мындан ары кантип жашайбыз, мына ошону сүйлөшүп алышыбыз керек, — деп сөзүн токтотту да, Жакып унчукпай калды.

Акыл менен ойлоно турган иш эле, андагылар ооз ачышкан жок.

А Манас болсо куруттай журуп жатканда ар жактан келген балдарды ээрчитип аңчылыкка алыш кетти. Бугу менен эликтөрди кубалап келип аскаларга камап бере турган тайгандардын мыктыларын, көргөнүн куткарбас шумкарларды, тапталган буркуттөрдү да ала кетиши. Алардын ар бири

өзүн башкалардан күчтүү, шамдагай, тапкыч экенин көрсөтүүгө жанталашып жүрүштү. Бирок, бардыгы тек Манаска анын жаш экенине карабай өзгөчө урматтоо менен мамиле кылып жатышты.

Эс алып отурушканда бардыгы Манасты тегеректешип, жемогуздай жырткычты кантип өлтүргөнүн сурашты эле ал булар ишенишпей мени калпычы деп ойлошобу деп тартынып койду. Бирок, достору аны кыстап туруп алышты.

— Мен Курбукум дайрасын бойлоп бара жаткам, — деди Манас. — Капыстан эле Аккула атым каккан казыктай туруп калды, коркконунан баса албай калтырайт. Эмне болуп кетти деп таң калдым. Алды жакты карадым, дайранын орто чениндеги аралчадан бир укмуш жаныбар көрүнду. Кызыгылтым тарткан жундөрү самсаалайт, көздөрү чыныдай, канжардай болгон азуулары ууртуунан арсаят. Чоң казандай, башында майзуу да бар, мойнунда жана желкесинде узун жалы бар. Денесинин арт жагы жыланач. Узун күйругу чамгарактайды. Бою буқадай бар, а бирок арткы буттары менен адам сыйктуу басат экен. Эң укмушу, анын капиталдарында канаты бар экен. Чүркайын деп ыргыды эле, жер ти-тирең кетти. Канаттарын жайып, талаага жөнөдү, буттарынын тырмактары тарбаят, оозу араандай ачылган. Дөбөнүн чокусуна барып ач айкырык салды эле, тоолордогу кийиктер аскадан кулаг жатышты.

Аккелте мылтыгымды ала коюп аттым эле, ок асманга тик сайыла учуп, жерге кулаг түштү. Биротоло жаны чыксын деп, Ачалбарс кылышым менен орто-сунан бөлө чаптым.

Балдардын көбү таң кала, ооздорун ачып угуп отурушту. А улуураактары болсо бири-бирин алдырттан карап коюшуп, анча ишене беришпегендөй болгон-суду. Акыры алардын бири, Аскардын жыйырма беш жашар уулу Жабагы кый-кырып калды:

— Эй, балдар! Канча карышкыр, тулку алдык, а жей турган эч нерсебиз жок экен. Бардыгыбыз учун ким өзүнүн минген атын союп салса, анда биз аны колбашчы шайлайт элек. Анткени ал адамдарды малдан артык көрөт, ал учун коркпойт.

Бул ой баарына жагып калды. Ар кимиси эле курсагын тойғузгусу келди, бирок, эч кимиси атын союуну каалбай, сойгондор сойсун дешти ичтеринен.

— Эй, Манжик, сен манжуладын башчысы эмессинбى, бизге колбашчы бол!

— Жок, анте албай, мен Манасты колдоим деп ант бергем!

— Ошпурдун уулу Назарбек, сенчи, биздин ханыбыз болгун келеби? — Жабагынын жаны жай албады.

— Мен мындан сегиз жыл мурда эле бул орунду Манаска ыйгарып койгом.

— Болуптур. А сенчи, Айдаркандын уулу Көкчө, менимче, Манаска эч милдеттүү эмессин. Баатыр десе баатырсын, атынды сой!

— Жабагы! Ата-бабалардын арбагы баарындарды жазалайт! Минген атын ким сойсун! Ал акмактын иши. Эгер ачка болсонор, аркар же теке атып жегиле. Аңдай болбосо уйғо кайтканыбыз жакшы!

— Эр Көкчө сарандык кылды, — деп кулду Жабагы.

Кезек Кулдурдун уул Чалыбайга жетти эле, ал айылды Нескарадан куткарған Манас колбашчы болуш керек деп баш тартты.

Ақырында Жабагы Манаска кайрылды:

— Сен арабыздагы эң жашыбызың. Бирок атыңды сойсон, биз сага бата берип хан шайлайбыз.


— Хан болуш үчүн атын сойгон жакшы деле иш эмес, — деди Манас. — Жок, егер ачкадан өлүп баратсаң, анда союп берейин. Аккулам өмүрдөн да артык бекен? — Ал атын жетелеп келгени өйдө болду.

Ошо кезде Манас Чегебай деп чакырган Кутубий ордунан ыргып турду:

— Аккулага тийбегиле, анын кесип алар эти жок. Аны Жакып бай Манас туулганда тартуу кылып арнаган. Ага Аккуладан артык ат таппайбыз. Андан көре, менин Жакып белекке берген атымды алғыла да, хандыкка Манасты шайлагыла! Антпесенер ал атын союп таштайт! — деп байкүш бала жалбарып жиберди.

Чегебайдын сунушу кабыл алышып, баары Манасты тегеректеп калышты. Каршылык кылганына карабай, бала баатырды аппак тердиктин устунө оттургузушту. Ошол боюнча көтөрүп алышып, талааны аралап: «Бар болсун биэдин ханыбыз!» деп кубана кыйкырып жүрүшту.

Манастын өнү токтоо, кубарыңкы тартып турду.





Оркун дайрасындагы уруш

Балдардын өргөөлөрү шаркырап аккан дайранын ортосундагы то-
койлуу жерге жайгашкан эле. Манас балдардын ханы болуп шайлланган
сон, аларды Аңгырты ашуусу аркылуу алыссы Оркун дайрасына алып
келген. Манастын чондордон укканына караганда, бул тараптын токой-
лору бугу, марал, эликтерге толтура. Дарыянын жээги тик, агымы шар
э肯. Айланасы аралай алгыс жыш токой. Жомоктоту жырткычтардын
падышасы ушундай жерде жашайт болуш керек деп тамаша сөз айтыш-
ты балдар. Дагы жакшы, Манас Марал-Кечүү жолун билет эле, болбосо
Жайсан суусунун Оркунга күйган жериндеги бул чон аралга балдар жол
таап келе алышмак эмес.

Алар эки күн мөокуму канганча ан уулаشتы. Учунчу кундуун таңында каро-
олдо турган Манжик Манасты ойготту.

— Манас, жузгө жакын адам Оркунду сузуп өтүп, биз тарапка чыгышты,
— деди ал. — Бардыгы курал-жаракчан. Алар оттун тутунун көрүшүп, кол
салганы келишсе керек. Буркан-шаркан түшкөн агымга карабай, кечүү жер тан-
дабай кечип өткөндөрүнө караганда оңой жоо эмес.

Муну уккан балдар аттарына шапа-шуп мине калышып, келе жаткандар-
дын жолун карап калышты. Караандары дароо эле көрүнду. Кылчактабай шар
журушкө чыккандарына караганда булардын артында көп аскер бар экенин сез-
ди. Келаткандар чалгынга жиберилген адамдар болсо керек.

— Силер кимсиңер? — деп сурады келген топтун башчысы. — Койчулар-
га же соодагерлерге оқшобойсунар. Алгыр күштарыңа менен тайгандарыңарага
караганда мергенчилерсинер го?

— Сиз туура баамдадыңыз, бек, — деп жооп берди Манас. — А өзүнөр ким
болосуздар?

— Аркы өйүздө биздин колубуз турат. Колбашчыбыз Нуукер силерди алып келгиле деп жиберди.

— Түшүнсөнөр, силердин биз менен кандай ишинөр болушу мүмкүн? Биз жайынча аң уулап жүргөндөрбүз, силер болсо кайдадыр согушууга бара жат-кандар экенсисиер. Силер менен жолубуз эки башка.

— Мен бул жерге каяктагы бир салпајак балдар менен акыйлашып отурууга келген эмесмин! — деп жаалы чыга түштү жортуюлчулардын башчысынын. — Азыр суудан өтүп, биздин Нуукердин алдына барасыңар. Калганын өзү айтат.

Келгендөр наизалары менен балдарды жәэkkе карай түртө башташты. Манас баш ийгендөй көрүнүмүш болуп, бирок капсынан эле Ачалбарсын қынынан сууруп, тигилдердин башчысын таамай чапты. Калган балдар да бүйрүк берилгендип душман-дарга жапырт жабылышты. Кармаш атылган октой тез болду. Балдар уруштун айрым жерлерин эстешип, капыс кол салуудан эси ооп, корккон жоону туурап күлүп жатышты. Чалгынга келгендөрдин эч кимиси кутулуп кеткен жок. Кыязы, бир топ убакыт өткөндөн кийин, артта турган аскер чалғынчылардын тосотко кабылганын түшүнсө керек. Аркы жәэкте адамдар топтоло кальшып, анан кыйылган теректерден байлаштырылган бир нече салдарды сууга тушурушуп, бул өйүзгө өтүп келатканын карап турушту. Агымы катуу дайрада салдар бири-бирине урунуп жатты. Бир нече киши кармана албай сууга кулап, сүзө албагандары чөгүп да кете жаздашты. Айрым эр журөктуулөрү аттарынын жалдарын кармап сүзүп келатышты. Ошентсе да шар аккан сууда антарылып кетпей алга жылуу кыйын эле.

Жоонун колу абдан көп экен. Араалдын жәэгине аскерлер биринин артынан бири чыгып жатышты. Манастын санагы боюнча алар сегиз жүздөн кем эмес. Ал эми балдардын саны сексен төрт, алардан он эсеге аз. Ошентсе да алар араалдын ортосундагы ачык аянтка далыларын тийиштире айланта турушуп, уол топ болушуп, душмандардын келишин кутушту. Аларды тез эле аскерлер курчап калды.

— Манас, азыр сенин айындан баарыбыз өлөбүз, — деди Көкчө. — Булаардын чалғынчыларын эмнеге өлтурдүк?! Жашынып калыш керек эле да, а биз болсо Кытайдын ханына каршы чыктык. Мына бул ошонун аскерлери. Эми кача да албай калды!

— Эй, Көкчө! Мындай сөзүн менен балдардын баарын коркутасың! — деп Манас күлдү. — Арабызда жыйырма бешке чыккандар уч-төртө эле. Калгандары коркуу деген эмне экенин билишпейт. Биз жашпыз, багынбастан согушуп жатып өлгөн биз учун сыймык. Оорудан өлүп жаткан бала канча? А биз болсо баатырларча өлөбүз!

Манас сүйлөп буткөнчө душман тараптан Кымкар деген дөө кылышын булгалап, жекеге чыкты. Манас беттешейин дегенде Айнакул аны: «Сен хансын да!» деп кармап калды. Жекеге Көкчө жуулунуп чыкты. Ачып көзүдү жумгандары эле ал сайганы жаза кетпеген кылышы менен Кымкарды кулата сайды. Бирок аны беттеп, жаасын мээлеп Болжон учуп келатты. Күтпөгөн жерден мылтык тарс этип, Болжон чимирик атып кулады. Көкчөнү сак-

тап калайын деп шашкан Манас Аккелтеси менен атып жиберген экен.


Ушундан соң аларды көздөй душмандын бардык аскери каптады. Эр журөк балдар көз ирмемде көчкү алгандай жок болчудай сезилди. Бирок жаш баатырлардын жебелери чагылгандай учуп, мылтыктары тарсылдап, қылыштары жалтылдап жатты. Алардын тегерегине адам менен жылкылардын өлүктөрү too болуп, қытайларды алдыга өткөрбөй койду.


Манас колбашчылар кийчу зоот кийимчен алп мүчө жоокердин Көкчөгө атырыла жетип, аны күч менен ээреден көтөрүп алганын көрө калды. Жаны кашайган Манас айкырган бойдон Нуукерге жетти. Жетери менен тигини чапчып, аттан алып ыргытып болду.

Оо, Жараткан! Ошол кезде Манас булчундарына асманды антарып, тоону томкоруп жибере турғандай каяктандыр ташкындаған күч топтолгонун сезиди. «Манас! Манас!» — деп кыйкырып жатышты достору. Мин әселең күчөн бул айкырык ушундай бир күч менен мейкинге тарап, қытайлардын кулагын жарып кетти. Түймакчыны түйдү Манас, «Чилтендер!» — деди Нуукерди Көкчөсү менен ээреден жула көтөрүп баратып. Қытай баатыры Көкчөнү колунан чыгарып жиберди эле ошондо Манас душманын айланта чаап албууттана жерге урду.

Көзгө көрүнбөгөн чилтендердин жардамы менен Манастын эр жигиттери жоону талкалап салышты. Жүрөгү түшкөн қытайлар шашыла качып, күркүрөгөн дайрага бойлорун таштап жатышты. Бала баатырлардын ач айкырыктары қытайларга қылыштай тииди. Аркы жәэкке бир азы гана чыгып, ал-күчү кетип, аттан кулагап калып жатышты.

Балдардан жоготу болбоптур, жетөө гана жарадар экен. Жарадар болгону менен алар ат устундө жүрө алғыдай. Сегиз жүз қытайдын эки жүздөн ашыгыраагы качып кетиптири. Женишке сүйүнгөн Манастын жигиттери тигилердин курал-жарагы менен буюмдарын аттарына жуктошту. Қытайлардын кымбат кийимдерин кийиң алышып, бири-бирин шылдындаш күлүп да жатышты. Анан алар Манастын жанына аны урматтоо менен, ошол эле учурда ыйбаалык чочулоо менен чогулушту. Бүгүнкү жениш Манастан жана анын өзгөчө жөндөмүнөн улам болгонун бардыгы сезип турушту. Балдар ушул эле жерден ага Канкор Шер деп ат коюшту.





Манастын хан болушу

Айдын-Көлдүн жээги өзгөчө шанга бөлөндү. Олжо менен келишкен бала баатырлардын ангемесин угууга эл чогулду. Баары төң балдарынын эрдиктерине таң калып жатышты. Манастын тендешсиз кучу жөнүндөгү баянды демдерин ичине алып угушту. Далайлары Манастын андай күчүн Нескара менен болгон согуш учурунда да көрүшкөн эле. Кыязы, бул баланы Төцирдин өзү колдосо керек!

Акыры Жакып ордунан турду, эл жардана аны карашты.

— Бул жерге баарыбыз чогулдук, — деп баштады бай сөзүн. — Бири-бириңерге тууганбыз деп боор тарткан уруулар мында турасынар. Мангулдар мына, башында Жайсанбай баатыры менен Кулдур, Калдар бектери турат, манжулар болсо Дөгөн аксакалы Маникиги менен келишти, алтайлыктар менен казак уруулары түгөл ушул жерде. Алчин, уйшун, найман да келди. Аргындардан Каракожо, абактардан Айдаркан баатыр, кыргыздардан Саламат, кыпчактардан Таз чечен, нойгуттардан Акбалта, тотулардан Токтоо бий, локуштардан Өмүрзак, өзбектерден Дамулда менен Абдылда чечен, а ногойлордон мен турам.

Биз баарыбыз биригип, Кытайдын баш ханына каршы турдук, аскерлеринин мизин майтардык. Бирок кытай деген улуу калк. Биз ага туруштук бере албайбыз. Эгерде Эсенкандын аскери келсе, аялдарыбыз жесир калары бышык. Көбүбүздү өлтүрүп, калганын кулдукка сатып жиберет. Малыбызды айдал кетет. Бирок, ошондой өлүм сааты башка түшсө, анда кармашып жатып өлөлү. Кытайлар баары бир бизге жашоо бербейт.

Жыйналган эл Жакыптын сөзүн унчукпай утуп турушту да, ал токтоору менен баары жабыла кыйкырышты:

— Биз Нескаранын алты мин колун талкаладык!

— Биздин балдар Нуукер менен согушуп, анын тогуз жуз аскерин женишкен!

— Душман менен кармашууга даярбыз!

— Биз күл болбойбуз, андан көрө өлгөнүбүз артык!

— Туугандар, — деп сөзүн улады Жакып, — өз жеребиз учун кармашууга баарыбыз даярбыз. Бирок биз бөлүнду-жарындыбыз. Баарыбызды бириктирип турган башчыбыз жок. Ошондуктан бийлиги жана кучу бар хан шайлап алышыбыз керек. Ал биздин чек арабызды сактасын. Анын душман менен кармаша турган аскери болсун. Касташкандар катыла алгыс бир эл бололу.

Эл толкуп кетти:

— Жакып бай туура айтат!

— Келгиле, хан шайлап алалы!

Акылман Бердике ордунан туруп, мындай деди:

— Жакып байга, баракеде! Туура айтып жатат. Бул жерде хан болууга таатыкуулар көп эле. Эгерде бийликтин, элдин оор милдетин алам дегендер болсо, алдыга чыксын. Ал ар дайыма чындыкты бетке кармап, жардыларга жардам берип, душман менен кармаша ала турган болсун. Ким эр журөк жана чечен? Ким бийлик деген эмне экенин билет? Алдыга чык!

Эл гүүлдөп, бирок, бир да уруунун башчысы чыккан жок. Ошондо анчылыктан жаңы эле келген баягы сексен төрт бала орундарынан жапырт турушту.

— Биз ак сакалдуу карыялар эмеспиз, — деп сөз баштады Айнакул, — бирок ушул жерде олтурган уруулардын балдарыбыз. Биз өзүбүзчө ханыбызды шайлап алганбыз. Ханыбыз — Манас! Балким аксакалдар да бизди колдоп бериштер. Өзбектердин Абдылдасы ордунан ыргып турду:

— Сен өзүн, увазир болоюн деп турасың го?

Абдылданын сөзүнө эч ким көнүл бурган жок. Эл балдардын сунушун кубаттоо менен кабыл алышты. Казактар гана алардын Кекчөсү деле татыктуу хан боло алмак дегенсип, кунк-мынк болушту.

— Эгер кимдир бирөө Манастын хан болушуна каршы болсо, айтсын. Болбосо кийин Манасты хан шайлалган эмеспиз деп жобурап журбөсүн! — деп Акбалта күрүлдөй кыйкырды.

Ушул учурда Манас өзу ордунан турду:

— Мен досторума атымды союп бермек болгонум учун гана хан көтөрушкөн. Бирок, мен өзүм муну хандыкка шайланууга татыктуу иш деп эсептебейм. Башканы шайлагыла. Бул жерде тырооттор менен казактар кыргыздардан кыйла арбын. Хандыкка ошолор көрсөтүшсүн.

Эл буйдалып калды. Талаш-тартыш башталды, акыры хандыкка Жакыпты шайлап, Манас анын хан баатыры болсун деп чечим чыгарышты. Аңгыча Кекчө ордунан ыргып туруп:

— Эгерде Жакып хан, Манас анын баатыры болсо, мени аскерлердин колбашчысы — төрө кылып шайлагыла! — деди.

— Мейли, казак төрө болсун! — деп кыйкырышты эл. Ошону менен баары чечилди.

Иш буткөн сон Акбалта менен Бердике Жакыпты колтуктан алышип, эл алдына чыгарышты. Сүттөй ак кийизге аны отургузушмак. Ошондо Жакып каршы болду, эмнегедир көзүнөн жаш куюлду.

— Мен бактылуу экенмин, эл-журтум ушундай ишеним көрсөтүп жатат. Ыраазымын, бирок менин жашым етту. Мени кунөөгө батыргыла. Баламан хандыкты талашат белем? Татыктууну шайлагыла. Балдарга кошуулам, уулума жол берем. — Толкунданган карыя жакшылыкка эрекеп ыйлап жиберди.

Анткен менен баары бир аны ак кийизге алып барып, жанына Манасты оттұрғузшту. Эл кийизди жапырт көтөрүп, жети кадам аттап, анан жерге коюшту. Жакып кийизден туруп, четке басты.

Ак кийиздеги Манасты кубаттаган элди жети жолу айлантып чыгышты. Андан соң аны атасынын жанына олтурғузуп, хандык белги-жыгасы бар баш кийим кийгизиши. Устунде чоң атасы улуу Ногойдун кызыл туусу кызыл жалын болуп жөлбіреп турду. Аны катаал да, татаал да келечек күтүп турған, а бирок, андан Ногойдун небересинин аты даңазаланып туруш керек эле. Ошентсе да Манасты аты душмандарга жетип, аларды түйшөлтүп жаткан. Ооба, хан Манас башкара турған элди кандай тагдыр күтүп турат? Кытайдын ханы Эсенкан Манас менен Жакыпка әмне кылат? Мунун баары тагдырын иши эле. А бирок Жакып баласынын хан болуп шайланганынын урматына токсон бәэ союуга бүйрук кылды. Той тогуз күнгө созулмак да, анан эл-журт тарамак. Тараганда да бир эл болуп калмак. Тагдыры да, турмушу да, бак-таалайы да бир болмок. Бир болмогу болгон соң алар кыргыз эл деп аталмак.







*Айкөл Манас кабылан,
Телегейи тең эле,
Шаї колдогон шер эле,
Жан жаралып адамда
Жакында болбойт деги эле...*

«Манас» эпосунан

9789967424807

БИБЛІОТЕКА
РАРИТЕТ